

Аскарали СУЛАЙМАНОВ, Исламжан РАХМАНОВ,  
Зилола СУЛАЙМАНОВА


# КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨРҮ

4

Жалпы орто билим берүүчү мектептердин  
4-классы үчүн окуу китеби

Өзбекстан Республикасынын Элгө билим берүү  
министрлиги бекиткен

Экинчи басылышы



«SHARQ» БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ  
АКЦИОНЕРДИК КОМПАНИЯСЫНЫН  
БАШКЫ РЕДАКЦИЯСЫ  
ТАШКЕНТ – 2017

УО'К: 372.874(075)

КВК 85.1ya 71

S 96

**Рецензенттер:**

Камалиддин Бекзат атындағы Улуттук сүрөтчүлүк жана дизайн институтунун профессору, Өзбекстан эл сүрөтчүсү,  
**Р.Худайберганов;**

Наманган мамлекеттік университетинин доценти, педагогика илимдеринин кандидаты **А.Амонуллаев;**

Респубикалық Билим берүү борборунун башкы методисти  
**М.Талипова;**

Ташкент ШПККДКАИ ага окутуучусу **К.Мирахмедов;**

Ташкент шаарындағы 51-мектептин көркем сүрөт өнөрү мугалими  
**Д. Хасанов.**

**Шартуу белгилер:**



— Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор



— Үйгө тапшырма

S 96 **Сулайманов, Аскарали жана башк.**

Көркем сүрөт өнөрү: жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеbi. Экинчи басылышы / А. Сулайманов, И. Рахманов, З. Сулайманова. – Т.: «Sharq», 2017. – 112 б.

И. Рахманов, И. II. Сулайманова, З.

ISBN 978-9943-26-667-4

**УО'К: 372.874(075)**

**КВК 85.1ya71**

**Респубикалык максаттуу китеп фонду эсебинен басылды.**

**ISBN 978-9943-26-667-4**

© Сулайманов А., Рахманов И., Сулайманова З.

© «Sharq» БПАК Башкы редакциясы, 2015, 2017.

Кыргызча котормосу 2015, 2017

# I ЧЕЙРЕК

## КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨРҮНҮН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ЖАНРЛАРЫ

Ардактуу окуучу! Көркөм сүрөт өнөрү турмушту чагылдырууда, дүйнөнүн кооздуктарын тууюда адамга жардам берээрин билесин.

Сен көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жөнүндө биринчи класста эле баштапкы маалыматты алгансың. Көркөм сүрөт өнөрү өзүнүн сүрөттөө усулдары жана башка жактарына карай **графика, живопись** жана **айкелчиллик** өндүү түрлөргө бөлүнөт (1-сүрөт).


**Графика.** Көркөм сүрөт өнөрүнүн эң кең таралган түрлөрүнөн бири графика болуп саналат. «Графика» сөзү грекче «жазамын», «сызамын» деген маанини билдириет. Калемде же тушта сыйылган сүрөттөр, китеп, газета жана журналдарга сыйыл-



(а)



(б)



(в)


1-сүрөт. Көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү: графика (а), живопись (б) жана айкелчиллик (в).

ган иллюстрациялар (2-сүрөт), кайсы бир нерсеге оюлган гравюралар, плакат, стенд, буюмдардын этикеткалары, жарлыктары, тамак-аштар оролгон жазуусу бар кагаздар – булардын бардыгы графиканың үлгүлөрү болуп саналышат.

**Живопись.** Живопись көркөм сүрөт өнөрүнүн эң кооз жана таасирлүү түрү (3-сүрөт). Анда сүрөтчү боёктор аркылуу кездемеге, кагазга же башка төгиз бетке турмуштук көрүнүштөрдү көркөм сүрөттөп берет. Живопись чыгармалары, негизинен, акварель, темпера жана май боёктор жардамында жаратылат.



**2-сүрөт.** Тельман Мухамедов.  
Гафур Гуламдын «Шум бала» по-  
вествине иштелген иллюстрация.



**3-сүрөт.** Эркин Базаров.  
Инимдин портрети.

**Айкелчилик.** Айкелчилик – нерселерди үч өлчөмдүү түрдө сүрөттөй турган искуствоңун түрү (4–5-сүрөттөр). Айкелди ар тараптан айланып көрүүгө болот. Айкелчи Илхам Жаббаровдун «Амир Темур», «Ахмад ал-Ферганий», Жалалиддин Миртажиевдин «Бабур», «Иbn Сина», «Алишер Навайий», «Мырза Улукбек» аттуу эмгектери чебердик менен иштелген.


Эгерде адамдын түспөлүгү башынан белине чей-



**4-сүрөт.** Жалалиддин Миртажиев. Ибн Синага Белгиянын Кортрейк шаарында орнотулган бюстү.



**5-сүрөт.** Жалалиддин Миртажиев. Ахмад Фарғаныйга Каҳирада орнотулган айкели.



**2-сүрөт.** Релейфтин түрлөрү.  
а) барельеф,  
б) горельеф.



### 7-сүрөт. Н.Крымская.


Ташкент Жогорку бий мектебинин маңдайындагы барельеф.

ин сүрөттөлгөн болсо, мындаи айкел **бюст** дейилет. 4-сүрөттөгү айкел – **бюст** болот. Бюсттар улуу тарыхый инсандарга арнап орнотулат.

Имараттардын дубалдары жана мандайларына, тыйын, медаль өндүү буюмдардын бетине тартылган бөртмө сүрөттөр айкелчиликтин **рельефтүү айкел** түрүнүн үлгүлөрүнөн болушат. Рельефтүү айкелчилик бөртмөлүк даражасына карай барельеф (азыраак оюлган), горельеф (көбүрөөк оюлган) түрлөрүнө бөлүнөт (6–7-сүрөт). Айкелчилик эмгектерин жаратууда чопо, пластилин, гипс, жыгач, мрамор, гранит, бронза, а түгүл, алтын, жез, күмүш сыйктуу кымбат баалуу металлдардан да пайдаланылат.

**Көркөм сүрөт өнөрүнүн жанрлары.** Көркөм сүрөт өнөрү эмгектери темасы, мазмуну, жасалуу усулуна карай түрдүү жанрларга бөлүнөт. «Жанр» сөзү французча сөз болуп, «түр» же «көрүнүш» деген маанини билдириет. Көркөм сүрөт өнөрү жанрлары алардын түрлөрүнө да байланыштуу болот. Живопись жана графика эмгектери төмөнкү негизги жанрларда

## Портрет жанры



**6-сүрөт.** Мухаммад Нуридинов. «Эне» портрети.

жаратылат: **1. Портрет. 2. Натюрморт. 3. Пейзаж. 4. Турмуштук. 5. Тарыхый. 6. Баталдык. 7. Анималисттик. 8. Маринисттик.**

Эгерде картинада адамдын сүрөтү берилген болсо, мындай эмгек портрет жанрына таандык болот. Италиянын белгилүү сүрөтчүсү Леонардо да Винчинин «Мона Лиза», Мухаммад Нуридиновдун «Эне» (6-сүрөт) эмгектери портрет жанрына таандык.

**Натюрморт жанрындагы** эмгектерде жансыз

## Натюрморт жанры



9-сүрөт. Акмал Икрамжанов. Натюрморт.

## Пейзаж жанры




10-сүрөт. Орол Тансықбаев. Тоодо.

## Турмуштук жанр



11-сүрөт. Борис Кустодиев. Таң.

## Тарыхый жанр



12-сүрөт. Илья Репин. Запорожьеликтер түрк султанына кат жазышууда.

## Баталдық жанр




**13-сүрөт.** Алишер Аликулов. Монгол баскынчыларына  
каршы күрөш.

## Анималисттик жанр



**14-сүрөт.** Илхам Атабаев. Тулпарлар.

## Маринисттик жанр



**15-сүрөт.** Орол Тансықбаев. Сырдаряя.

нерселер сүрөттөлөт (9-сүрөт). Французча «nature morte» – «жансыз табият» деген маанини билдириет.

Көркөм сүрөт өнөрүнүн эң кең тарапган жанрларынан бири **пейзаж жанры** болуп саналат. Анда сүрөтчү табияттын кооздугун сүрөттөө менен бирге адам менен табияттын мамилелерин чагылдырат (10-сүрөт).

Күндөлүк турмуш, жашоодогу окуя-кубулуштарды сүрөттөөчү көркөм сүрөт өнөрү эмгектери **турмуштук жанрга** таандык деп эсептелет (11-сүрөт).

Кайсы бир тарыхый окуя же тарыхый инсандардын сүрөтүнө тиешелүү көркөм сүрөт өнөрү эмгектери **тарыхый жанрга** (12-сүрөт), согуш, аскердик жортуулдарды сүрөттөгөн иштер **баталдык жанрга** (13-сүрөт), жаныбарлардын сүрөтүнө таандык эмгектер **анималисттик жанрга** (14-сүрөт), суулуу көрүнүш сүрөттөлгөн иштер **маринисттик жанрга** (15-сүрөт) таандык болот.



### Мухаммад Нуриддинов

Живописчи сүрөтчү, Өзбекстан эл сүрөтчүсү, 1948-жылда Наманган шаарында төрөлгөн. 1968-жылда Республикалык сүрөтчүлүк окуу жайын, 1976-жылда Репин атындагы Ленинград сүрөтчүлүк, айкелчилик жана архитектура институтун бүтүргөн. 2003-жылда Өзбекстан Көркөм академиясынын алтын медалы менен сыйланган. Тематикалык композициялардын устасы, портреттер жана натюрморт жанрында эмгектер жараткан. Анын «Наманган обондору», «Эне портрети», «Аман Абдураззаковдун портрети», «Эски Сөбзар» аттуу эмгектери белгилүү.



### Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:

1. Көркөм сүрөт өнөрүнүн кандай түрлөрү бар? Ар бир түрүн түшүндүрүп бер.
2. Көркөм сүрөт өнөрүнүн жанрларын санап чык.
3. Көркөм сүрөт өнөрүнүн жанрлары бир-биринен эмнеси менен айырмаланып турат?




### Үйгө тапшырма:


Терминдер үчүн өзүнчө дөптер тут жана ага теманын текстиндеги бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып бар.

## «КООН ЖАНА АНАР» ТЕМАСЫНДА НАТЮРМОРТ ТАРТУУ

Журтубузда жетиштирилген даамдуу мөмөлөр өзүнүн кооздугу менен сүрөтчүлөргө илхам берип, аларды натюрморт жаратууга шыктандырат (16–18-сүрөттөр).



**16-сүрөт.** Янис Салпинки-ди. Анарлуу натюрморт.



**17-сүрөт.** Н. Арилова. Анарлар натюрморту.



**18-сүрөт.** Абиджан Бакиров. Күзгү натюрморт.



19-сүрөт. Рахим Ахмедов. Натюрморт.

Бүгүн сен «Коон жана анар» деп аталган натюрморт сүрөтүн натурага карат тартасың. Буюмдардын өзүнө карат сүрөт тартууга натурадан сүрөт тартуу дейиilet.



Мөмөлөр, гүлдөр, канаттуу жана жаныбарлардын тулуптары, жашылчалар, талаа эгиндери, окуу куралдары, үй-орозгер буюмдары, кесипке таандык буюмдар сүрөттөлгөн сүрөт натюрморт деп аталат.

«Коон жана анар» темасында натюрморт тартууну эки баскычта аткарабыз. Биринчи сабакта натюрморт калемде тартылса, экинчи сабакта түстүү сүрөт менен аякталат.

Ишти натураны күнт коюп байкоодон башта.

Сүрөт тартуунун баскычтарын 20-сүрөттө берилген үлгүнүн мисалында илкте.

Баштап натурада турган нерселерди сүрөт деп-



**20-сүрөт.** «Коон жана анар» темасында натюрморт тартуунун баскычтары.

теринин бетине туура жайгаштырып алуун зарыл. Натюрморт тартуунун баскычтарында бардык нер-

сelerди тең сүрөттөп баруу зарыл. Антпесе бир нерсенин өлчөмү чоңураак, экинчисиники кичирээк болуп, буюмдардын пропорциясы, өз ара катышы, сүрөттүн композициясы бузулушу мүмкүн. Ошондуктан натюрморттогу бардык нерселердин жалпы бийиктиги жана көндиги кагазга жардамчы сзыктар менен белгилеп алынат.

Натюрморт тартуу жарайында, оболу, анын жарытылгандык даражасына көңүл бурулат. Көлөкө, жарым көлөкө, кочкул көлөкө, жарык жер жана рефлекс ажыратып алынат. Аларды белгилөөдө төмөнкү жагдайларга көңүл бур:

1. Нерселердин сыртында жарыкты эң көп чагылтып жаткан жер **жарык, жалтырак жер** деп аталат. Адатта, фарфор, айнек, сырдалган буюмдардын жарык эң көп түшүп турган жери жалтырап турат.
2. Нерселердин көлөкө бөлүгүнүн аяғынан жарыктын сынып чагылышы **рефлекс** дейилет.
3. Нерселердеги көлөкөнүн башталгыч бөлүгү **жарым көлөкө**, негизги бөлүгү – **кочкул көлөкө** деп аталат.
4. Буюмдан тегиздикке түшүп жаткан көлөкө **түшүүчү көлөкө** деп аталат.

Түстөр менен иштөөдө баштап жарык жерлерди ачык түстөрдө боёо менен баштайсың. Кийин коон, анар, коондун тилигиндеги жарык жана көлөкө жерлерин тиешелүү түстөр менен бөлүп аласың. Боёо жарайында көңүлүң баштап негизги нерселерге, анан майда деталдарга каратылат.

Натурадан сүрөт тартуу учурунда төмөнкү эрежелерге көңүл буруу зарыл:

– дайыма сызылышп жаткан буюмдар менен сүрөт дептериндеги сүрөттөлүштү салыштырып бар;

– баштап чоң көлөмдүү, кийин майдараак нерслерди сүрөттөөгө өт;

– түстөр тандалып жатканда негизги түстөрдү гана иштеппестен, туунду түстөрдөн да пайдалан;

– санитария-гигиена эрежелерине амал кылууга, сүрөт тартуу учурунда кагаздын бетин резина менен көп өчүрө бербөөгө, кыл калемди басып иштеппөөгө жана сууну ашыкча коромжу кылбоого үйрөн. Натурадан сүрөт тартууну аяктап жатып, анын түстөрүн дагы бир жолу текшерип көр, каталары болсо ондо.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. «Натюрморт» сөзүнүн маанисин айт.
2. Натюрморт жанрында чыгармачылык кылган белгилүү сүрөтчүлөр жана алардын эмгектерин айтып бер.
3. Түс берүүдө эмнелерге көнүл буруу керек?
4. Рефлекс, жарым көлөкө жана кочкул көлөкө деген эмне?
5. Негизги түстөрдөн туунду түстөр кандай айырмаланат?



### **Үйгө тапшырма:**

1. Натюрморттун композициялык натыйжасын баш-тапкы сабакта калемде, кийинки сабакта түстүү сүрөттө боёп, аяктап кел.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып бар.
3. Өзүң өз алдынча натюрморт тартууну ойлоп көр, мисалы, «Гүлдесте», «Мөмөлөр», «Ашкана буюмдары» сыйктуу темаларда.

## «КООН СЕЙИЛИНДЕ» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ТАРТУУ


Сүрөтчүлөр өз көргөн-билгендерин, күзөткөн окуя-кубулуштарды ойлорунда жалпылаштырып, бирдиктүү бир композиция жаратышат (21-сүрөт). Ал үчүн алар калемде, боёкто чала **эскиздер**, каралама сүрөттөр, **этюддар** тартышат. Андан соң алардын эң татыктуусунун негизинде сүрөтчүнүн оюндагы көркөм сүрөт чыгармасы пайда болот. «Коон сейилинде» темасындагы композицияны оюнда элестетип көр:

1. Коон жана дарбыздардын кандай сортторун билесиң?

2. Коон менен дарбыздын формалары бири-биринен кандай айырмаланат?

3. Алардын түсү кандай болот?

Ишти сүрөт дептеринин бетине жер менен асмандын чеги – **горизонт сызығын** жүргүзүүдөн баштайсың. Сызық дептердин бетинин ортосунан ылдыйраактан өтөт. Горизонт сызыгы сен сүрөттөп жаткан чоң ата менен неберенин образы – композиция борборунун чыныгы маанисин



**21-сүрөт.** Жавлан  
Умарбеков. Түшүм.

ачууга жардам берет. Адамдын сүрөтүн тартууда анын дөнө бөлүктөрүнүн төмөнкү катыштарына амал кылууга аракеттен:

Баштап сыйзмакчы болгон адамдардын отурган абалдарын, айланы-чөйрөнү карапама сыйзыктардын жардамында жалпы **компановка** кылышп аласың. Андан соң майда деталдарды тартууга өтөсүң, мисалы, кепенин үстү, мамылары, төшөктөр, дасторкон, алыш келинген түшкү тамак, кетмен. Сызып жатканында биринчи планда дарбыз-коон, экинчи планда композициянын борборунда чоң ата жана небере, үчүнчү планда дасторконго оролгон түшкү тамак, төртүнчү планда – **перспективада** алыштардагы эгиндүү талаа жана дарактар сүрөттөлүшү керек (20-сүрөт). Баштап тартып жаткан сүрөтүндүн бир канча чала даяр эскиздерин сыйзып көрсөң, ишиң андан да мазмундуураак чыгат. Калемде тартып болгонундан соң боёго өтөсүң. Эң оболу адамдын түспөлдөрү, кепе,



**22-сүрөт.** «Коон сейилинде» темасындағы композициянын варианты.

кийин арқадагы жер – табият көрүнүшү түстөрдө иштелет. Боёк менен ачыктан кочкулга карай иш жүргүзүлөт. Көлөкө, жарым көлөкө, кочкул көлөкө, рефлекс жана туунду түстөрдү табууда түс таануучулук эрежелерине амал кылышат. Баштап ачык түстөрдү, кийин кочкул түстөрдү берип сүрөттү аяктайсың.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Сүрөтчүлөр өз эмгектерин кандай жаратышат?
2. Коон-дарбыз талаасын кандай элестетесин?
3. Горизонт сыйығы деген әмнө?
4. «Компановка» дегендө әмнени түшүнөсүн?
5. Чала сыйылган жана карапама сүрөттөр әмнө үчүн тартылат?



### **Үйгө тапшырма:**

1. Биринчи сабакта «Коон сейилинде» темасындағы композициянын калем сүрөтүндөгү абалын аяктап келүү.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып ал.

## «БИЙЧИ» АЙКЕЛИН ЖАСОО

Бийлер оюн гана эмес, алар ошондой эле, аткаруучунун журту, улутунун үмүт-тилектери, тарыхы, үрпадаттары жөнүндө ийкем кыймылдар, мимикалар аркылуу маалыматтар берет.

Өзбек, кытай, инди, араб бийлери бир-биринен бийчилердин кийген кийимдери, жасалгалары жана өзүнө мүнөздүү бий кыймылдары менен айырмаланат. «Тановар» бийинде ферганалыктарга мүнөздүү оор-басырыктуулук туянутулса, «Лязги»де харезмдиктердин шайырлыгы, сурхан, каракалпак бийлеринде өрөөндүктөрдүн шок, ойноок, куунак кыймылдары толук көрүнөт.

Элибиздин Тамараханым, Мукаррама Тургунбаева, Кызылархан Достмухамедова, Малика Ахмедова, Мамура Эргашева, Рушана Султанова өндүү белгилүү бийчилери журтубуздун даңкын дүйнөгө тараткан.

Бийлердин классикалык, улуттук бий, вальс, танго жана башка көп түрлөрү бар.



**23-сүрөт. Бахадыр Жалалов.**

«Бийдин төрөлүшү»  
аттуу дубал сүрөт.

Өзбекстандык сүрөтчүлөр тарабынан бий өнөрү жана бийчилерге таандык көп көркөм сүрөт өнөрү әмгектери жаратылган. Өзбекстан әл сүрөтчүсү Бахадыр Жалаловдун Мукаррама Тургунбаеваның әлесине арналган «Бийдин төрөлүшү» атуу дубал сүрөтү (23-сүрөт), Өзбекстан әл сүрөтчүсү Чынгыз Ахмаровдун «Бий» (24-сүрөт), «Кызлархан Достмухамедованың портрети», Сардар Хасановдун «Бийчи» (25-сүрөт) әмгектери ушуларга мисал болот.

Бүгүн сен улуттук бийге түшүп жаткан бийчи айкелин иштөөдө, эң оболу, кыялышындагы образдын чала эскизин кагазга сыйып көрсүң. Мында бийчинин бийлеп жаткандағы кол, бут, баш аракеттерине өзүнчө



**24-сүрөт. Чынгыз Ахмаров. Бий.**



**25-сүрөт. Сардар Хасанов. Бийчи.**

көңүл бурулат. Карапама эскиздин негизинде чопо же пластилииндөн бийчи айкелин жасоого өтөсүң. Айкелчиликке өзгөчө кызыгүусу болгон окуучулар айкелдин андан да көркүү болушу, аракет пластикасын көбүрөөк чагылдыруу үчүн такта же жумшак зымдан каркас жасап алуулары мүмкүн (26-сүрөт).

Баштап пластилинді тутамдап үзүмдөрдү ажыратып аласың. Алардан айкелдин дене, баш, кол жана буттары үчүн өзүнчө бөлүктөр ажыратып, андан соң аларды бириктирип чыгасың. Айкел жасоо жарайында адамдын дене бөлүктөрүнүн өз ара катыштары – **пропорцияларын** сактоого амал кыл.

Кудум ушул усулда «музыканттар» айкелин



**26-сүрөт.** Шахло Юсупова. «Бийчи» айкелин жасоонун баскычтары.

жасашың мүмкүн. Айрым окуучулар бийчи айкелинин рельефтүү вариантын иштеши мүмкүн. Айкелчилик бычагы – жыгач *стектерден* пайдаланылып жатканда тазалыкка жана этиялтуулукка көңүл бур.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Эмне үчүн адамдар бийлешет?
2. Бийлер эмне үчүн бири-биринен айырмаланат?
3. Өзбек бийлеринин аттарын айт.
4. Белгилүү өзбек бийчилеринен кимдерди билесин?
5. Айкел жасоодо эмнелерге көңүл буруу керек?
6. Айкел жасоо баскычтарын айтып бер.



### **Үйгө тапшырма:**

1. «Бийчи жигит» же «Музыкант» айкелин өз алдыңча иштеп кел.
2. Белгилүү бийчилердин аты, фамилиясын жана темада ажыратып көрсөтүлгөн сөздөрдү терминдер дептерине жазып кой.

## **«КҮЗГҮ ГҮЛДӨР» ТЕМАСЫНДА СҮРӨТ ТАРТУУ**

Журтубузда күз өзгөчө көрүнүшкө ээ болот. Дарактардын жалбырагы саргыш, кызгыш, кызгылт-сары, күрөң түстөрдө өтө кооз көрүнүш пайда кылат. Күздүн кайсар аба-ырайы – корообуздагы түркүн түстүү гүлдөргө өз таасирин тийгизе албайт. Роза, чыныгүл, гүлтаажыкороз, астра, райхан сыйктуу гүлдөр айланага өз жытын таратууда.



## 27-сүрөт. Роза гүлүнүн натюрмортун иштөө баскычтары.

Сен да ушул гүлдөрдөн кооз натюрморт иштешиң мүмкүн. Аны «Күзгү гүлдөр» деп атайбыз.

Эң алгач, өзүңө жага турган 2–3 ак, сары, кызыл гүлдөрдөн кыркып алып, суулуу вазага сал. Гүл тандоодо өз шартындан келип чык. Вазанын алдына күзгү мөмөлөлөрдөн – алма, алмурут же бийалма коюшуң мүмкүн.

Мөмөлөр биринчи планда, гүлдесте экинчи планда болот. Тартуудан мурда Н.Ариповынын «Розалар» аттуу натюрмортун күнт коюп күзөт (28-сүрөт). Сүрөтчүнүн ишин натурада коюлган гүлдесте менин салыштыр:

1. Сүрөттөн биринчи жана экинчи пландагы нерселерди аныкта.

2. Чыгармада кандай гүлдөр сүрөттөлгөн?



28-сүрөт. Надира Арирова. Розалар.

3. Сүрөттө арткы фон эмне үчүн кочкулураак алынган?

4. Эмне үчүн сүрөттө дасторкон ачыгыраак түстө берилген?

Ишти натурадагы нерселерди кагаз бетине туура жайгаштырып алуудан башта. Баштап натурага чала эскиз жана каралама сүрөттөр сыйылат. Сүрөттө биринчи планда мөмөлөр, экинчи планда вазадагы гүлдөр, үчүнчү планда арка фондогу материал сүрөттөлөт. Натурадан сүрөт тартууда анын өзүнчө деталдарын тартуудан мурда жалпы көрүнүштү тарт. Кийин өзүнчө бөлүктөрүн тартууга өт. Мисалы, гүлдү тартууга берилип, калган бөлүгү эстен чыкса, сүрөттөгү буюм же нерселердин көрүнүшү бири-бирине шайкеш эмес болуп калышы мүмкүн. Боёодон мурда кагазды суу менен нымдап алыш керек. Ошондо сүртүлүп жаткан боёктор кагазга бир тегиз жайылат. Натурадагы ачык жерлер боёлбостон ак бойдан калтырылат. Ачык түстүн үстүнөн андан да жаркыныраак жана кочкулураак түстөр берүү мүмкүн. Бир түс экинчи түске айланып жаткан жерде, али алар толук кургабастан үстүнө башка түс коюш керек. Ошондо боёктор жайылып жайгашып калат. Мына ушундай түрдө башка зарыл түстөр берип барылат. Боёодо түстөргө, жарык жай, көлөкөлөр, рефлекс жана фонго көңүл буруш керек.

### **Өтүлгөн темаларды бышыктоо үчүн суроолор:**



1. Күз мезгили башка мезгилдерден эмнеси менен айырмаланат?

2. Күзгү гүлдөрдүн аттарын айтып бер.
3. Сүрөттөгү буюмдардын сүрөттөлүшүнүн шайкештиги кандай камсыздалган?



### Үйгө тапшырма:

1. «Күзгү гүлдөр» натюрмортун түстөргө боёп, аяктап келүү.

## 1-ТЕКШЕРҮҮ ИШИ

### I. Теориялык билиминди бышыкта.

1. Көркөм сүрөт өнөрүнүн түр жана жанрларын айтып бер.
2. Натурадан сүрөт тартуу деген эмне?
3. «Компановка» деп эмнеге айтылат?
4. «Перспектива» деген эмне?
5. «Бюст» деген эмне?

### II. Билиминди сынап көр.

1. Көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү кайсы катарда туура берилген?  
A) графика, айкелчилик, карапачылык;  
B) айкелчилик, живопись, зергерлик;  
C) живопись, графика, айкелчилик;  
D) живопись, оймочулук, жыгач оймочулугу.
2. Көркөм сүрөт өнөрү жанрлары кайсы катарда берилген?  
A) пейзаж, акварель, майбоёк, гуашь, оймо, баталдык;  
B) оймочулук, маринисттик, анималисттик, мискерлик, турмуштук, портрет;  
C) натюрморт, тарыхый, палитра, акварель, пейзаж, портрет;  
D) портрет, пейзаж, натюрморт, турмуштук, тарыхый, анималисттик.

## «КУШТАР» ТЕМАСЫНДА СҮРӨТ ТАРТУУ

Табиятта күштардын түрлөрү абдан көп. Алардын жашоо мүнөзү түрдүүчө болгондуктан өз ара бири-биринен айырмаланат. Мисалы, бүркүттөр тоо чокуларында, ылаачын талаа жана чөлдөрдө, ак чардак деңиз, дарыя жәэктериnde жашайт.

Күштардын сүрөтүн тартууга киришүүдөн мурда төмөнкү суроолорго жооп табууга аракет кылышп көр.

1. Журтубузда күштардын кайсы түрлөрүн кездештируү мүмкүн?

2. Сен күштардын кандай түрлөрүн билесин?

3. Адамдар эмне үчүн үйлөрүндө күштарды бағышат? 4. Күштардын түсү, сырткы көрүнүшү кандай?

Күштардан тоо күшу – кекилик өзүнүн кооз чырайы жана көркөм сырткы көрүнүшү менен башка күштардан айырмаланып турат.

Кекиликтин сүрөтүн тартуудан мурда күштүн баш бөлүгүнөн куйругунун учунан чейин болгон аралыкты 31-сүрөттөгү үлгү сыйактуу туура сыйыктын жардамында белгилеп ал. Жардамчы сыйыктар менен күштүн башын, денесин жана куйрук бөлүгүн белгилеп ал. Эми баскычма-баскыч күштүн башка бөлүктөрүн, сыйып бүтүрүп ал. Сүрөт дептерге кекиликтин жалпы көрүнүшүн калемде сыйып болуп, боёого өт. Баштап ачык түстөр, кийин кочкул түстөр берилет.



**29-сүрөт.** Күштар.




**30-сүрөт.** Акварелде күштардын сүрөтүн үлгүлөрү.



**31-сүрөт.** Аркадий Рылов.  
Көгүлтүр кендикитер.



**32-сүрөт.** Жалал Усманов.  
«Күштардын тили».



**33-сүрөт.** Кекиликтин сүрөтүн тартуунун баскычтары.

Айрым окуучулар өз каалоосу боюнча башка күштардын сүрөтүн тартышы да мүмкүн.



**Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Күштар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат?
2. Өзүң билген күштардын аттарын айт.
3. Күштар башка жаныбарлардан эмнеси менен айырмаланат?



**Үйгө тапшырма:**

1. Кекиликтин сүрөтүн түскө боёп, аяктоо.

## ТУУРА ТӨРТ БУРЧТУК ТҮРҮНДӨ ОЙМО ТАРТУУ

Оймо – колдонмо жасалга өнөрүнүн эң кең таралган түрлөрүнөн бири болуп саналат. Элдик колдонмо жасалга өнөрү дегенде, ата-бабаларыбыз кылымдар бою жаратып келген жана усталарыбыз тарабынан бүгүн да улантылып жаткан улуттук кол өнөрчүлүк буюмдары жана колдонмо өнөр әмгектерин түшүнөбүз.

Ар түрдүү оймолор колдонмо өнөрдүн негизин түзүп, алар үч түргө: ***ислимий, гирих жана татаал оймолорго*** бөлүнөт.

**Ислимий оймо.** Ийри сзызыктуу өсүмдүк сымал формалуу элементтерден турган оймо ислимий оймолор – айгүл, жалбырак, бутак, бофта, чырмоок, маргула сыйактуу оймо элементтеринен көркөмдөштүрүлүп (стилистикалық жол менен) жаратылат (34-а сүрөт). Мында элементтери өсүмдүктөр, алардын гүлдөрү, жалбырак, бутактар, күштар, жаныбарлардын сүрөттөрүн стилизация кылуу аркылуу оймо элементтери алышат.

**Гирих оймо.** Туура сзызыктуу геометриялык фигураналар – үч бурчтук, төрт бурчтук, беш бурчтук, алты бурчтук, сөзиз



а)



б)

**34-сүрөт.** Ислимий (а) жана гирих (б) оймонун үлгүлөрү.

бурчтук сыяктуу фигуralардан турган оймо. Бул оймолор алебастр оймочулугунда, жыгач оймочулугунда көп колдонулат (34-б сүрөт).

**Татаал оймо.** Ислимиј жана гирих оймолорунан аралаш түрдө түзүлгөн оймо татаал оймо дейилет (35-сүрөт).


Туура төрт бурчтук оймо оюлган жыгач дарбаза, эшик, устун, оймолуу дубал панно, килем, сюзане, палак, кутуча жана үкөктөрдү жасалгaloодо колдонулат. Бул буюмдардагы оймолор төрт бурчтуктун негизинде жаратылган болсо да, оймо элементтеринин түзүлүшү жана жайгашуусу, жасалышы жағынан бири-биринен айырмаланат (36-сүрөт).



**35-сүрөт.** Айвандын шыбына иштелген татаал оймонун үлгүсү.



**36-сүрөт.** Туура төрт бурчтуктун ичиндеги оймонун үлгүлөрү.



**37-сүрөт.** Низамиддин Турсуналиев. Туура төрт бурчтук түрүндө оймо тартуунун баскычтары.

Бүгүнкү сабагыбызда туура төрт бурчтук түрүндө оймо сыйабыз (37-сүрөт). Баштап узуну 7 см, туурасы 12 см өлчөмдөгү туура төрт бурчтук формасын сүрөт дептерине жайгаштырып ал. рып ал. Андан соң борбордон горизонталдуу жана вертикалдуу туура сыйыктар жүргүзүлүп, төрт бурчтукту төң төрт бөлүккө бөлүп ал. Иштин кийинки баскычында төрт бурчтуктун бурчтарын туура сыйык менен бириктир. Туура төрт бурчтуктун борборунан 7 см өлчөмдөгү айланы сыйып ал. Пайда болгон сыйыктарга карап баскычма-баскыч жалбырак, пахта, бутак элементтеринен оймо композициясын пайда кыл. Оймо элементтерин төрт бурчтуктун чейрек бөлүгүндө сыйып

алып, кийин кагаздын жардамында төрт бурчтуктун башка бөлүктөрүнө көчүрүп түшүрүлсө, оймо композициясынын бөлүктөрү симметриялуу түрдө бирдей чыгат. Оймо композициясын калемде сыйып алгандан соң, аны боёого өтүшүн мүмкүн. Мында жылуу жана муздак түстөрдүн контрастынан туура пайдаланууга аракеттен. Адатта, майда элементтер, мисалы, композиция борборундагы пахта жана жалбырак элементтери жылуу түстөргө боёлот.

Үлгүдөгү оймо композициясы симметрияга не-гизделген, б.а. композициянын төрттөн бир бөлүгү симметриялуу түрдө кайталанат. Оймо тартууну баштоодон мурда үлгүдөгү (35–36-сүрөттөр) оймопорду кунт коюп күзөт.

Кийин баскычма-баскыч оймонун башка элементтерине түс берип чык. Соңку баскычта гүл жана жалбырактарга чаар сыйык берип аякталат.

Дептерди таза тутуу керектигин эсте тут.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Колдонмо жасалга өнөрүнүн түрлөрүн айтып бер.
2. Кандай оймо түрлөрүн билесин?
3. Оймо менен жасалғаланган туура төрт бурчук формасындагы кандай буюмдарды билесин?



### **Үйгө тапшырма:**

1. Туура төрт бурчук түрүндөгү оймону түстө боёп, аяктап кой.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып кой.

## II ЧЕЙРЕК

### «ӨЗБЕКСТАНДЫН АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ЭСТЕЛИКТЕРИ» ДЕГЕН ТЕМАДА МАЕК

Өзбекстанибыз байыркы жана тарыхый архитектуралық эстеликтерге бай жүрт саналат (38–39-сүрөттөр). Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Шахрисабз, Коғон сыйктуу шаарлардагы архитектуралық жайлар өзүнүн салабаттуу, оймолуу жасалгалары, көркөм жеткилендиги менен дүйнө элин таң калтырып келүүдө. Бул өз кезегинде, ата-бабаларыбыздын архитектура жана колдонмо өнөр тармагында жогорку билим, көркөм жөндөм ээлери болгондугунан далалат берет.

**«Архитектура»** грекче сөз болуп, «куруу», «жаратаудук» деген маанилерди билдирет. Курулуш дегенде архитектордун долбоор жана чиймелеп-



38-сүрөт. Самарканд.  
Регистан ансамбли.




39-сүрөт. Бухара. Минаари  
Калан.

ри, материалдарда берилген ойлору анын куруучу жаратуучулар тарабынан ишке ашырылышин түшүндүрөт. Имараттын кооздугу, көркөмдүгү анын композициялык түзүлүшүнө, ички жана сырткы көркөм жактарынын шайкештигине, жасалгалардан чебердик менен пайдалануусуна байланыштуу.

Эгемендүүлүк жылдарында Өзбекстан архитектурасы ылдамдык менен өнүктүү. Заманбап имараттар менен бир катарда чыгыш стилиндеги архитектуралык имараттар да курулду. Ташкент шаарындагы Ташкент ислам университети, Хазрати Имам



**40-сүрөт.** Хазрати Имам комплекси.



**41-сүрөт.** Ташкент. Минар мечити.

**42-сүрөт.** Имам ал-Бухарийдин күмбөзү.

комплекси, Минар мечити, Самарканд облусу Челак айлындагы Имам ал-Бухариидин күмбөзү ушуларга мисал болот (40–42-сүрөттөр).

Самарканндын Регистан аянындагы Шердар, Тиллакары жана Улугбек медреселери, Бибиханым медресеси, Шахы Зинда жана Гөрү Амир күмбөздөрү, Бухара шаарындагы Ысмайыл Саманийдин күмбөзү, Масжиди Калан, Мирааб медресеси, Минараи Калан, Бухара Аркы, Ситараи Махы Хаса, Хива шаарындагы Ичан калаа, Пахлаван Махмуддун күмбөзү, Шахрисабз шаарындагы Көккүмбөз мечити, Шайх Құлал күмбөзү, Аксарай, Кокон шаарындағы Худаярхандын ордосу, Ташкенттеги Көкалдаш, Абул Касым, Хазрати Имам медреселери өндүү тарыхый жайлар дүйнөгө белгилүү. Бул жайлардын сырты көз жоосун алган оймолор менен жасалған. Ошондуктан кылымдар бою өз кооздугу жана салабатын сактап келүүдө.

### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Өзбекстандагы архитектуралық эстеликтер, негизинен, кайсы шаарларда жайгашкан?
2. Эң белгилүү тарыхый жайлардын атын айтып бер.

### **Үйгө тапшырма:**

Терминдер дептерине журтубуздагы тарыхый шаарлар, белгилүү архитектуралық эстеликтердин аттарын жана бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып ал.

## «КОНОКТОР АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ЭСТЕЛИКТЕРДИН ЖАНЫНДА» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ИШТӨӨ


Архитектура өнөрү да башка өнөр түрлөрү сыйктуу адамдын маанайын белгилейт, анын өзүн туусуна, иш жөндөмүнө, ойлоосуна, көз карашына таасир кылат. Имараттардагы салабат, улуулук, көркөмдүк жана оймолуу жасалгалар сенде табиятка, ата журтка, чыгармачыл әлибиздин чыгармачылык менен жараткан әмгегине карата сыймык сезимин ойготот. Мисалы, Самарканнадагы Шердар медресеси, Бухарадагы Үсмайыл Саманийдин күмбөзү, Хивадагы Иchan калаа өндүү комплекстердин кайсыдыр бириң түздөн-түз же фотопродукциясын күзөтүү аркылуу буга ынанаңың. Эгерде сен жашап жаткан шаар же кыштакта ушуга окшоштарыхый жай болсо, алардын формасы, жасалгаларын эстөөгө аракет кылышп көр.

Журтубуз архитектурасы дүйнөлүк искусство да өз таасирин тийгизген. Мисалы, Индиянын Аgra шаарындагы Тажмахал күмбөзүн мекендешибиз Захириддин Мухаммад Бабурдун урпактарынан Шахжакан курдурган (43-сүрөт). Бул күмбөздүн сырткы жана ички түзүлүшү, мунара жана күмбөздөрүндөгү назик оймолор Самаркан жана Бухарадагы жайларга окшоп кетет.

«Коноктор архитектуралық эстеликтиң жанында» темасында композиция иштөөдө жогоруда эстеп өтүлгөн жайлардан бириңин сүрөтүн негизги объект кылышп алышың мүмкүн (44-сүрөт).



**43-сүрөт.** Индия. Тажмахал  
күмбөзү.



**44-сүрөт.** Коноктор  
архитектуралык  
эстеликтин жанында.

Темага тиешелүү композиция иштөөдө, эң оболу, адаттагыдай, кагаздын бетине **горизонт сызығы** жүргүзүлүп, асман менен имараттар жайгашкан чек ара бөлүп алынат. Кийин эстеликтин жалпы көрүнүшү кагаздын бетине компановка кылышпай жайгаштырылат. Мында биринчи план, экинчи план, үчүнчү план эрежесине амал кылышнат. Өзгө журттан көлген туристтер ар түрдүү улуттун өкүлдөрү болгондуктан алардын кийимдерди да түрдүүчө болот. Мисалы, англис же араб, немис же индилердин сырткы түспөлү, кийимдеринин түсү, формасы, түрү, жасалгалары менен бири-биринен айырмаланат.

Сүрөт тартылып жатканда архитектуралык жайдын чыгышка мүнөздүү формасы айланы-чөйрөнүн өз ара шайкештиги, оймо жасалгаларынын имаратка жарашыктуулугу, адамдардын денесинин алдындағы катыштары әсепке алышнат. Көлөкө, жарым көлөкө, кочкул көлөкө, рефлекс, перспекти-

ва элементтери туура аткарылса, сүрөт андан да ишенимдүүрөөк, мазмундуураак чыгат. Композицияны калемде сыйып болгонундан сон, боёп бүтүр.



**Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Журтубуз архитектурасының дүйнөлүк архитектура өнөрүнө тийгизген таасириң айттып бер.
  2. Чет элдик туристтер эмне үчүн байыркы шаарларыбызды көрүүгө кызыгышат?



## Үйгө тапшырма:


1. «Коноктор архитектуралық эстетиктин жаңында» композициясын живописте аяктап кой.
  2. Терминдер деңгөсіне бәлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып кой.
  3. Байыркы шаарларга тиешелүү сүрөт жана фотопродукцияларды чогултуп бар.

**«КОЙЧУ БАЛА» ТЕМАСЫНДА АЙКЕЛ ЖАСОО**

Сүрөтчүлөр өз чыгармаларында түрдүү кесип ээлерин образдарын жаратышкан: кээ бир сүрөтчүлөр актёрлорду, кээ бирлери жазуучу жана акындарды, кээ бирлери окумуштууларды сүрөттөгөн. Өзбекстан эл сүрөтчүсү Рахим Ахмедовдун «Койчу бала» картинасында сүрөтчү ары машакаттуу, ары сыймыктуу кесип ээси – жаш чабандын образын жараткан (45-сүрөт). Ошондой эле, Неемат Козубаев, Гафур Абдурахманов, Зухриддин Исламшиков, Фахриддин Тахиров (46-сүрөт) жана башка сүрөтчүлөрдүн чабандар турмушуна таандык эмгектери да бар.



**45-сүрөт.** Рахим  
Ахмедов. Койчу бала.



**46-сүрөт.** Фахриддин Тахиров.  
Койлор.

Эми көңүлүндү айкелчи Туркман Эсановдун «Койчу бала» айкелинө бурабыз (47-сүрөт). Анда өз уюн жайлоого айдап бараткан баланын образы сүрөттөлгөн. Айкелде музоосун таштап кетүүгө көзү кыйбай кылчайып бараткан уй жана аны батыраак башка уйларга кошуу үчүн тездеп бараткан баланын образы чебердик менен иштелген.

Сен берилген репродукцияларды кунт коюп күзөт жана ойлоп көр, фантазиянды ишке сал. «Койчу бала» темасында айкел жасоо үчүн вариантар жөнүндө ойло.



**47-сүрөт.** Туркман  
Эсанов. «Койчу бала»  
айкели.

Айкелди жасоодон мурда жогоруда сүрөттөлгөн эмгектердеги чабандын образын, анын характерлүгү абалын, кийген кийимдерин эске ал. Ушулардын негизинде өз оюндары образды өз алдынча жаратасын.

Тапшырманы аткаруудан мурда сүрөт дептерине айкелдин каралама сүрөтүн сыйз.

Эскиз жаккандан соң, чопо же пластилинден баскычма-баскыч айкел жасоого өтөсүн. Айкел жасоодо дene бөлүктөрүнүн катыштарына көнүл бур жана ушуга ылайыктуу түрдө чопонун бөлүктөрүн бөлүп ал. Иштеп жатканда койчунун образына кошумча түрдө бөрүбасар ит же аттын айкелин кошуп композиция жаратсан, ишиң дагы да мазмундуу чыгат. Композицияны эки киши болуп жасаш да мүмкүн.

Койчу баланын дene мүчөлөрүнө баштапкы иштөө берилгенден соң, аларды бири-бирине бириттир. Үлгүдө келтирилгендей (48-сүрөт), айкелди баскычма-баскыч толук абалын сүрөттөөгө аракеттен. Айкелдин дene мүчөлөрүн бириттиргенден соң, анын майда деталдарын иштешиң мүмкүн. Иш учурунда айкелчиликтин маанилүү эрежеси – койчу баланын денесинин таяныч чекитин туура сүрөттөөгө аракет кыл.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Живописте жайллоонун көрүнүшү кандай сүрөттөлгөн?
2. Рахим Ахмедовдун «Койчу бала» чыгармасына мүнөздөмө бер.



**48-сүрөт.** Шахло Юсупова. Койчу баланын айкелин жасоонун баскычтары.

3. Айкелчи Т.Эсановдун «Койчу бала» айкелинде кандай турмуштук чындық сүрөттөлгөн?

**Үйгө тапшырма:**



«Койчу бала» айкелин өз алдынча улантып, бүтүрүп кой.

## КВАДРАТ ТҮРҮНДӨ ОЙМО ТАРТУУ

Инсан эзелтеден өзү колдоно турган үй-орозгер буюмдарын, жашай турган турак жайын кооз оймопор менен жасалгалаپ жашоого үйрөнгөн. Бул болсо колдонмо жасалга өнөрүнүн жыгач оймочулугу, металл оймочулугу, алебастр оймочулугу өндүү түрлөрүнүн андан да өнүгүшүнө себеп болгон.

Өзбек жыгач оймочулугу жана чеккич (чеканка) усталары Артык Файзулаев, Якубжан Рауфов, Таир Тохтахожаев, Жалил Хакимов, Анвар Илхамов, Ганы Каримовдордун архитектуралык имараттардын ички бөлүгү дубалдары жана шыптарына, стол жана стулдарга, жыгач көзөлөргө сыйылган оймопору назиктиги, көркөм жана кооздугу менен өзбек колдонмо жасалга өнөрүнүн берметтери саналышат (49–50-сүрөттөр).

Квадрат түрүндө оймо сыйзуу үчүн жактары 8 см ден болгон квадрат сыйып ал. Аны 7-темада көрсөтүлгөндөй тең төрт бөлүккө бөлүп алып, ар бир бөлүккө жалбырак элементин, ал эми орто-сuna диаметри 4 см болгон айлананын ичине сегиз бөлүктүү айгул сыйз. Айгулдуң төрт жагынан чырмоок сымал бутак элементин сыйып аласың. Алар бириккен оймо элементтерин борбордон бирдей алыстыкта симметриялуу түрдө жайгашуусуна аракет кыл. Ал үчүн 7-темада айтканыбыздай, калька кагаздан пайдаланып оймо композициясы-



**49-сүрөт.** Жыгач оймочулугу менен жасалғаланған әшик жана куту.

сызыктар өчүрүлөт жана түс менен боёого өтүлөт. Үлгүдө келтирилген оймодо гүл элементтери жылуу, фон болсо муздак түстөрдө берилген. Сен өз оймо композициянда да түстөрдүн үстөмдүү гам-





**50-сүрөт.** Имараттын ички бөлүгүндөгү оймо.

нын бөлүктөрүн симметриялуу түрдө бирдей болуусуна жетишесин.

Үлгүдөгү оймодо квадраттын ичине жалаң гана ислимий оймо элементтери түшүрүлгөн (51-сүрөт). Сен өз ишинде аралаш оймо тартышың да мүмкүн. Пайда болгон фигурага каалагандай оймо элементтери сызылат. Бардык сыйзуу иштери бүткөндөн соң, ашыкча

жана түс менен боёого өтүлөт. Үлгүдө келтирилген оймодо гүл элементтери жылуу, фон болсо муздак түстөрдө берилген. Сен өз оймо композициянда да түстөрдүн үстөмдүү гам-



**51-сүрөт.** Низамиддин Турсуналиев. Квадрат түрүндө оймо сыйзуунун баскычтары.

масын сактаган түрдө контраст түстөрдөн орундуу пайдаланууга аракет кыл.



**Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Квадрат жана туура төрт бурчтук өз ара кандай айырмаланат?

## Артық Файзулаев

Өзбекстан әл сүрөтчүсү, Өзбекстан Көркөм академиясынын академиги, Көркөм академиянын алтын медалынын ээси. 1933-жылда Ташкент шаарында төрөлгөн. Беньков атындагы Республикалык сүрөтчүлүк окуу жайын жана Низамий атындагы Ташкент Мамлекеттик педагогика институтунун Сүрөт жана чийүү бөлүмүн аяктаган. Ал жыгач оймочулугу боюнча белгилүү уста. Эмгектери Навайи атындагы Адабият музейинде, Өзбекстан мейманканасында, Навайи атындагы искусство сарайында, о.э. бир топ чет мамлекеттерде бар.



2. Оймолор кандай максатта сыйылат?
3. Оймолорду боёодо кандай түстөрдөн пайдаланылат?
4. Белгилүү өзбек жыгач оймочулары, чеккичтери (металл оймочулары) жөнүндө эмнелерди билесин?





### Үйгө тапшырма:

1. Квадрат түрүндөгү оймону түстө бүтүрүп келүү.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү, белгилүү өзбек усталарынын аттарын жазып келүү.

## «СПОРТ ОЮНДАРЫ» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ИШТӨ

Мамлекетибизде спортту өнүктүрүү боюнча чоң иштер аткарылууда. Өкмөтүбүз, спортко, өзгөчө, балдар спортуна өзүнчө көңүл бурууда. Эгемендүүлүк жылдарында мамлекетибизде спортун өнүгүшү натыйжасында көптөгөн олимпиада, дүйнө жана Азия чемпиондору жетишип чыкты. Эл аралык спорт мелдештеринин жеңүүчүлөрү журтубуздун желегин дүйнө спорту ареналарында эң жогорку тепкичке көтөрүштү.



Айрыкча, 2016-жылкы Олимпиадада Өзбекстандык 13 спортчубуз жеңүүчү жана сыйлыктуу орундарга көтөрүлгөнү, Рустам Нуридинов, Хасанбай Досматов, Шахабиддин Заиров, Фазлиддин Гайыбназаровдор болсо Олимпиада чемпиону болушкан.



**52-сүрөт.** Спорттук мелдештерден көрүнүштөр.

Мамлекетибизде үч баскычтуу «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада» мелдештери үзгүлтүксүз өткөрүп келинүүдө. Улуттук күрөшүбүз дүйнө эли тарабынан Эл аралык спорт түрү деп таанылган. Ошондуктан спорт темасында сүрөт тартуу сага кызықтуу болсо керек.

«Спорт оюндары» темасында сүрөт тартуудан мурда өзүңө жаккан бир спорт мелдешин көз алдыңа келтир (50-сүрөт). Кийин оюндары эпизоддук абалды каралама сүрөт түрүндө кагазга түшүр. «Күрөш майданында», «Жаш футболчулар», «Гимнаст кыз», «Веложарыш», «Ринг», «Балбан боломун», «Дарбазачы», «Жаш теннисчи», «Кылышбаздар» (53-сүрөт) өндүү вариантардан бириң тандашың мүмкүн.



**53-сүрөт.** Кылышбаздын кыймылдары сүрөтүнүн караламасы.

Композиция жасоодо баштап спортко тиешелүү фотоматериалдар менен таанышып чыксаң, композицияга тема тандооң оңой болот.

Сүрөт тартууда дененин негизги аракетин белгилешиң, аны сүрөттөөнүн тартибин аныктап алуун керек. Күрөш темасында эки күрөшчүнүн бел алышып жатканы, футбол темасында бир футболчунун экинчисин алдап жатканы же топту дарбазага тээп жатканы, бир боксчунун экинчисине сокку берип жатканы, велоспортчунун ылдам алга умтуулуп жатканын сүрөттөшүң мүмкүн.

Сүрөт тартууда адамдардын түспөлүн даана сүрөттөөгө көп көңүл буруу шарт эмес. Негизгиси сүрөттүн мазмунун жана темасын, спортчулардын аракетин көрсөтүп берүү.

Адамдын түспөлүн тартууда мелдеш жарайынданагы кол, бут, баш жана дененин характерлүү абалдарын эске ал. Бул абалдар табылса оюн маалынданагы тездик жана шаң сүрөтүндө толук көрүнөт. Мелдеш жүрүп жаткан аянт (стадион, корт, ринг, килем), айланадагы көрүүчүлөр, кыймылдагы адамдардын сөлөкөттөрү перспектива эрежелерине негизделип тартылат. Композиция биринчи сабакта калемде тартылып бүтүп, экинчи сабакта боёкто иштелет. Түс берүүнү ири бөлүктөрдөн баштап, кийин майда бөлүк жана деталдарга өтүлөт. Баштап ачык түстөр, кийин кочкул түстөр берилет. Түс перспективасына ылайык жакынданагы нерселер жаркыныраак, тагыраак, аркадагылары бир аз күнүрт кылышып тартылат.

Композициянда спорт кийимдерине көңүл бур.

Оюнчулардын кийиминин тұсұ атаандашынан айырмаланышы керек.

### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**



1. Өзбекстандық олимпиада жана дүйнө чемпиондорунан кимдерди билесин?
2. Спорт мелдештеринде командалар эмне үчүн эки түрдүү кийимде майданга чыгышат?
3. Мелдеш учурунда дененин характерлүү абалдары кандай өзгөрүп турат?



### **Үйгө тапшырма:**

«Спорт оюндары» темасындагы композицияны биринчи сабактан кийин калемде сыйып, экинчи сабактан кийин боёп кел.

## **2-ТЕКШЕРҮҮ ИШИ**

### **I. Теориялык билиминди бышыкта.**

1. Күштар өз ара бири-биринен кандай айырмаланат?
2. Оймонун кандай түрлөрү бар?
3. Журтубуздагы кайсы архитектуралык эстеликтерди билесин?
4. Белгилүү жыгач оймочулугу, алебастр оймочулугу жана металл оймочулугу усталарын айтып бер.

### **II. Билиминди сынап көр.**

#### **1. Жылуу түстөрдү тап.**

- A) жашыл, көк, кара;                   B) ак, кара, боз;  
C) көк, кызыл, жашыл;  
D) кызғылт-сары, кызыл, сары.


#### **2. Оймочулукка тиешелүү терминдерди тап.**

- A) айкел, жасалга, бюст;  
B) гирих, композиция, ислимий;


- C) китеп, қыл қалем, қалем;  
D) боёк, қагаз, палитра.
- 3. Самарканнданнагы тарыхый жердин атын тап.**
- A) Ысмайыл Саманийдин күмбөзү;  
B) Пахлаван Махмуддун күмбөзү;  
C) Шахы Зинда күмбөзү      D) Келте Минар
- 4. Бухарадагы тарыхый имараттын атын тап.**
- A) Минараи Калан;                  C) Иchan калаа;  
B) Шердар медресеси;              D) Шайх Қулал күмбөзү.
- 5. Хивадагы тарыхый жайлардын атын тап.**
- A) Бибиханым, Шердар медресеси;  
B) Топураккоргон, Минараи Калан;  
C) Келте Минар, Иchan калаа;  
D) Шайх Қулал күмбөзү, Қекалдаш медресеси.
- 6. Үч баскычтуу спорт оюндарын тап.**
- A) күрөш, көкбөрү, фехтование (кылышташы);  
B) көкбөрү, көркөм гимнастика, жарыш;  
C) «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада»;  
D) «Ташаббус», «Янги авлод», «Умид гунчалари».

## «КЫШ КЕЛДИ» ТЕМАСЫНДА СҮРӨТ ТАРТУУ

Кыштын карлуу күндөрүндө айлана аппак кийим киет. Кышкы табияттын мындай өзгөчө көрүнүшү көп сүрөтчүлөргө чыгармачылык менен иштөөлөрү үчүн илхам берет. Орус сүрөтчүлөрүнөн А.Саврасовдун «Каргалар учуп келди», А.Пластовдун «Биринчи кар», И.Грабардын «Жаркыраган кышкы күн», Ф.Шишкиндик «Кыш», И.Левитандын «Март», өзбек сүрөтчүлөрүнөн Рахим Ахмедовдун «Акташта кыш»,



**54-сурөт.** Рахим Ахмедов. Акташта кыш.



**55-сурөт.** Евгений Стрельников. Чыгыш дубал.



**56-сурөт.** Мухаммадиар Ташмурадов. Гыланда кыш.



**57-сурөт.** Исаак Левитан. Март.



**58-сүрөт.** Жоро Асранов. Шахимардан. Ак көйлак.

Мухаммаддияр Ташмурадовдун «Гыланда кыш», Жоро Асрановдун «Шахимардан. Ак көйлак», Артыгаль Казаковдун «Чимянда кыш», Е. Стрельниковдун «Чыгыш дубал» аттуу чыгармаларында кыштын көркү түрдүүчө сүрөттөлгөн (54–57-сүрөттөр).

Картиналар жана өз эске-рүүлөрүң, элестериндин негизинде «Кыш келди» деген темада курдаштарындан өрнөк алышп, өз алдыңча композиция иште. Композицияны иштөөдөн мурда сүрөтчүлөрдүн эмгектеринде берилген турмуштук чындыктарды байкоонун негизинде калыптанган таасирлерине таян.



### Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:

1. Кыш мезгили башка мезгилдерден кандай айырмаланат?
2. Бул мезгилде табият кандай көрүнүштө болот?
3. Кышкы оюндар жөнүндө айтып бер.
4. Кышта кардын түсү эмне себептен өзгөрүп турат?
5. Кыш жөнүндө билген ырларындан айтып бер.



### Үйгө тапшырма:

1. Сабакта баштаган композицияны үйдө аякта.
2. «Кышкы оюндар» темасында өз алдыңча композиция иште.

# III ЧЕЙРЕК


## ТЕГЕРЕК ФОРМАДА ОЙМО СЫЗУУ

Тегеректин ичинде сыйылган оймолор схемалык түзүлүшү жана элементтеринин жайгашуусу жагынан квадраттык оймолорго окшоп кетет. Сүрөттөлүп жаткан негизги оймо тегеректин борборунда жайгашып, чети бош калышы, тескерисинче тегеректин четинде жол сымал оймолор болуп, борбору бош калышы, же анын борборунда да, четинде да оймолор болушу мүмкүн.

«Тегерек формадагы оймо» композициясын иштөөдө туура төрт бурчтук жана квадрат формасындагы оймону сыйзууда алган тажрыйбаңа таян.



Оймону сыйзууну дептердин бетине диаметри 9 см болгон айланы чийүүдөн баштайсың. Айлананын ок сыйыктары аны төрт тең бөлүккө бөлөт. Сен түзө турган оймо композициясы төрт жолу мезгилдүү түрдө кайталанат. Оймо сыйзууга кызыгуучу таланттуу балдар айлананы алты же сегиз бөлүккө бөлүп, салыштырмалуу татаалыраак оймо композициясын иштеши мүмкүн.

Пайда болгон схемалык



**59-сүрөт.** Тегерек формауда сыйылган оймонаун үлгүсү.

фигурага оймо элементтерин (жалбырак, бофта, пахта, чырмоок) кезеги менен сыйзып, ишти калемде аякта. Баштап композициянын төрттөн бир бөлүгүн пайда кылып болгондон соң, аны калька кагазына түшүрүп айлананын калган бөлүктөрүнө көчүрүп чыгасың. Оймо композициясы пайда кылып алынгандан соң, аны түскө боёого ётесүң. Түс берүүдө төрт бурчтук оймо сыйзууда



**60-сүрөт.** Низамиддин Турсуналиев. Тегерек формада оймо сыйзуунун баскычтары.

көрсөтүлгөн эрежелерге амал кылышынан. Иш жара-янында 58-сүрөттө көрсөтүлгөн баскычтарга амал кыл. Оймону боёо жарайында түстөрдүн шай-кештигине, жылуу же муздак түстөрдүн катышуусуна көңүл бур.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Квадрат, тегерек, төрт бурчук формасындагы оймолордун айырмасы әмнеден турат?
2. Тегерек формадагы оймо каерлерде кезигет?



### **Үйгө тапшырма:**

1. Тегерек формадагы оймону аяктап кел.
2. Үйүндөгү колдонмо өнөр буюмдарындагы оймо үлгүлөрүн иликте.

## **«СЕБЕТ КӨТӨРГӨН КЫЗ» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ИШТӨӨ**

Элибиз эзелтеден нанды ардактап келет. Нандардын суу нан, патир нан, майлуу нан, лачира нан, шырмай нан, эттүү нан, белек нан жана башка көптөгөн түрлөрү бар. Дандырдан жаңы үзүлгөн, ысық, жумшак нан жана токочтор адатта ашканадан үйгө себетте алып кирилет.

Композиция элементтерин табууда эс турумунда сакталып калган эскерүүлөрдү, базардагы нан сатылуучу катарларды көз алдыңа келтирсөң, композицияны иштөөңө оңой болот.

Бул сабакта «Себет көтөргөн кыз» темасында

композиция иштейсің. 61-а сүрөттө себет көтөргөн кыздың өзү (сүрөтчү У.Сулайманов), 61-б сүрөттө болсо кыздың каптал жана арт жактарындагы фон чогуу (курдаштарың сыйган сүрөттөрдөн үлгү) берилген. Биринчи сабакта арка фон – короонун бир бөлүгү, ашкана, андагы очок-дандырының көрүнүшү сүрөттөлсө, әкинчи сабакта себет көтерүп келе жаткан кыздың сүрөтүн кошуп, бүтүн композиция жаратасың. Сен үлгүдө берилгендей композиция иштөөң шарт әмес. Эркин темада башка көрүнүштөгү сүрөт тартышың да мүмкүн.




а



б


### 61-сүрөт. Себет көтөргөн кыз.

Ашканалар адатта жазғы жана кышкы болот. Сүрөт тартууну баштоодон мурда белгилүү өзбек сүрөтчүлөрү Павель Беньковдун «Жұзум үзүү», «Курбу кыздар» (62-сүрөт), Рахим Ахмедовдун «Менин короом», Абдуманнан Юнусовдун «Короо» түркүмүндөгү сүрөттөрү (63-сүрөт) менен таанышып чыгабыз.



62-сүрөт. Павель Беньков.

Курбу кыздар.



63-сүрөт. Абдуманнан Юнусов.

Короо.

Сен, сүрөттөрдү байкап, арка фон, биринчи план, экинчи план, композицияның борборун аныктоого аракеттен. Алынган таасирлердин негизинде өз корооң жана ашкананды ой жүзүндө әлестетип, баштапкы сүрөт жана эскиздерди тарт.

Ашканада болушу зарыл болгон – дандыр, очоктордун өзүнө мүнөздүү формасын, катыштарын перспектива эрежелерине ылайык түрдө эстеп тартууга өт. Сүрөтүндө чака, отун, балта жана ушул сыйктуу башка ашкана буюмдары да кошуп тартылса, композиция андан да мазмундуу чыгат.

Эгерде жазғы ашкананың сүрөтүн тартып жаткан болсон, кородогу мөмөлүү дарактар, жүзүмдөрдүн кандай жайгашканын эсте. Экинчи сабакта себет көтөрүп келаткан кыз образын биринчи сабакта тарткан ашкана пейзажының фонунда сүрөттөйсүн. Кыздың себет кармап турган

колдорун бұғулғөн учурдагы характерлүү абалы, кийген улуттук кийими, себет жана андагы нандар баскычма-баскыч катыштарга амал қылышып сыйылат.

Композицияны калемде сыйып болсон, түстөргө боёп бүтүр. Түс берүүдө кыздын сүрөтү жаркыныраак, тагыраак иштелсе, арка фон ачыгыраак иштөтөт. Композицияны боёодо негизги жана туунду түстөр, контраст түстөр, жарық жер, көлөкө, жарым көлөкө, рефлекс өндүү сүрөттөө элементтерине көңүл бур.

### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**



1. Нандын түрлөрүн айтып бер.
2. Колорит деген эмнө?
3. Үйүндө ашкана кандай жайгашкан?

### **Үйгө тапшырма:**



1. Биринчи сабакта «Себет көтөргөн кыз» композициясын калемде сыйып, экинчи сабакта жана үйдө боёп, толук иштеп бүт.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып ал.

## **«ТӨӨ МЕНЕН ТАЙЛАК» ТЕМАСЫНДА АЙКЕЛ ЖАСОО**

Жаңы төрөлгөн музоо, козу же улакка өзгөчө мээрим менен карайбыз. Дал ушундай эле, кулун же тайлак да өтө сүйкүмдүү болот.

Жаныбарларды сүрөттөө темасы байыркы замандарда да, азыр да көркөм сүрөт өнөрүнүн эң кызықтуу жанрларынан бири болуп келген. Байыркы Египеттеги Сфинкстердин таштан жасалган чоң айкелдери, Самарканд шаарындагы Шердар медресеси мандаиына тартылган арстан менен кийиктин сүрөтү, археологиялык казуулар маалында табылган карапа жана зер буюмдарындагы сүрөттөр да адамдар менен жаныбарлардын ортосунда байланыш бар экенинен кабар берет.

Анималисттик жанр айкелчиликтө да кеңири сүрөттөлөт. Айрыкча, декоративдик айкелчиликтө түрдүү оюнчуктар түрүндөгү жаныбарлардын сүрөттөлүшүнө кеңири орун берилген (64-сүрөт). Элдик усталардан Уста Жорокулов, Абдурахим Мухтаров, Хамрабиби Рахимовалардын иштери Өзбекстанда гана эмес, о.э. чет мамлекеттерде да белгилүү. Алардын эмгектери чакан өлчөмдүү декоративдик айкелчелер, ышкырыктар болгондуктан, айкелчиликтин бул түрү **майда пластика** деп да аталат.

Майда пластикадан айырмалуу түрдө станоктуу айкелчиликтө анималисттик жанрда иштеле турган эмгектер **реалисттик усулда** жаратылат.



**64-сүрөт. Шахноза  
Моминова. Насирдин  
Апенди.**

Өзбекстандык айкелчилерден А.Байматовдун «Тайлак» (Bo'taloq), Туркман Эсановдун «Койчу бала» (47-сүрөт) аттуу айкелдерин күнт коюп күзөтсөн, бүгүнкү сабакта жасашың зарыл болгон төөнүн айкелин сүрөттөшүң оңой болот.

Төөнүн айкелин жасоого киришүүдөн мурда төөлөр жөнүндөгү билгендеринди көз алдыңа келтир. Төөнүн айкелин жасоодо анын өркөчтөрүнө көңүл бур. Алар бир же эки өркөчтүү болушат (65-сүрөт).

Байыркы сүрөттөр, мисалы, Чыгыш миниатюрапарында да, заманбап миниатюраларда да төөнүн сүрөтү сүрөтчүлөр тарабынан көп колдонулган (66-сүрөт).




### Хамрабиби Раҳимова

1896-жылда Вабкент районунда төрөлгөн. Салттуу майда формадагы карапа оюнчуктарды жасоочу карапачы. Анын эмгектери ат, пил, эшек, кулун, козу, кочкор, жомоктоту күш жана жаныбарлар түрүндөгү майда пластика жана ышкырыктардан турган болуп, алардын көрүнүшүндө юмор бар. Хамрабибинин эмгектери Париждеги Лувр, Санкт-Петербургдагы Эрмитаж жана Италиядагы Дүйнөлүк керамика музейлеринен орун алган.



**65-сүрөт.** Төө менен тайлак.



**66-сүрөт.** Төөлөрдүн сүрөтү. Сафавийлер доорунда иштелген миниатюрадан үзүндү.



**67-сүрөт.** Шахло Юсупова. «Төө менен тайлак» айкелин жасоонун баскычтары.

Айкелди жасоого киришкенге чейин аны так элестетүү үчүн калем менен кағазга каралама тартып ал. Анда төөнүн денесинин өзүнө мүнөздүү жактарын, дene бөлүктөрүнүн өз ара катыштарын тактап, андан соң аларга ылайыктуу түрдө пластилинден бөлүкчөлөр даярдап, анын эң чоң бөлүгү – денесин, башын, буттарын, өркөчүн жана күйругун өз-өзүнчө жасап, кийин аларды бириктирип чыгарасың (67-сүрөт). Өз ишинди жасоодо үлгүдөгү сүрөттөн чыгармачыл түрдө пайдаланышың мүмкүн. Айкелдин бөлүктөрүн бири-бирине жабыштырып



**68-сүрөт.** «Чаарчык» айкели.

алгандан соң, ага жалпы иштөө берилет. Анда сен жыгач стектин жардамында ашыкча жерлерин кесип, кыркып алып ташта, тескерисинче, кем жерлериң толтуруп, сүрөттөлүштүн чыныгы же турмуштагы реалдуу көрүнүшүн чагылдырууга аракет кыл. Айкелди чоңураак өлчөмдө жасап жаткан болсоң, жумшак зымдан каркас жасап ал.

Өз композициянды жасоодо 68-сүрөттөгү «Чаарчык» аттуу пластилииндөн жасалган айкелчеден чыгармачыл түрдө пайдалануун мүмкүн.

Пластилин же чопо менен иштөө жарайында тазалыкка өзгөчө көнүл бур.

**Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Майда пластика деген эмне?
2. Майда пластикадан әмгектер жараткан карапачылардан кимдерди билесин?


**Үйгө тапшырма:**

1. Класста баштаган төөнүн айкелин жасап бүтүр.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып ал.
3. Таланттуу балдар үчүн: төө сүрөттөлгөн өз алдынча композиция иштөө.

## **«УР, ТОКМОК» ЖОМОГУНУН НЕГИЗИНДЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИШТӨӨ**

Адамзаттын эң улуу ачылыштарынан бири – бул китең. Кооз сүрөттөр менен жасалғаланган китеңтерди көргөнүндө өзгөчө ырахат аласың. «Шам кармаган мышык» (69-сүрөт), «Зияд баатыр» аттуу өзбек эл жомокторуна сүрөтчү Абдукаххар Махкамов кооз иллюстрациялар иштеген.

Сүрөтчү өзү иллюстрация иштеп жаткан көркөм чыгарманын мазмуну менен таанышып чыгып жатып, иллюстрация үчүн тема боло турган жактарын өзүнө белгилеп алат. Булардын негизинде бир канча вариантта баштапкы сүрөттөр тартылат. Баштапкы тартылган сүрөттөрдүн негизинде көркөм чыгарманын мазмунуна төп келе турган композицияларды иштейт. Мына ушул композициялардын эң ылайыктууларын иллюстрациянын акыркы варианты ка-





**69-сүрөт.** Абдукаххар Махкамов. «Шам кармаган мышық» жомогуна иштелген иллюстрациялар.

тары иштейт. Сен да сунушталып жаткан жомокко иллюстрация иштөөнү баштоодон мурда анын мазмунун иликте. Окугандарыңды же телевизордан көргөн мультфильмдерди эстөөгө аракет кыл.

Иллюстрацияның жыйынтык композициясын иштөөдө иллюстрациячы сүрөтчүлөрдүн иштерин күнт коюп күзөт (69–71-сүрөттөр).

Бүгүнкү сабакта сага «Ур, токмок» жомогуна иллюстрация иштөө тапшырмасы берилет. Устатаң менен кенешип, өзүңө жаккан башка жомокту тандашың да мүмкүн. Демек, «Ур, токмок» жомогуна иллюстрация иштөөдөн мурда жомок каармандарын эсте. Алардың көрүнүшүн кандайча мүнөздөгөн болот элең?

Иллюстрация композициясын ойлоодо жакшылык-



**70-сүрөт.** Зилола Сулайманова. Гафур Гуламдын «Шум бала» повес-тине иштелген иллюстрациялар.

тын жамандыктын, караөзгөйлүктүн үстүнөн женишке жетишин эсте тут.

«Ур, токмок» жомогунда кары аңчынын башынан өткөндөрү баяндалат. Күндөрдүн биринде кары аңчынын торуна илегилек түшөт. Илегилек аңчыдан аны коюп жиберүүсүн, мунун ордуна анын үч тилегин орундашын айтат. Чал илегилекти коюп жиберет. Күндөрдүн биринде турмушунда кыйынчылык болгондуктан чал илегилектин алдына барат. Илегилек чалга бирин-


чи жолу ачыл дасторкон, ал эми экинчи жолу келгенде кайнар көзө тартуу қылат. Чалдын жолдо жаман адамдардын айла-амалы менен алданып калып жатканынан кабар тапкан илегилек ага «Ур, токмок» берет. Чал «Ур, токмок»тун жардамында чындыкты билип алат. Сараң бай болсо чалдын нерселерин кайтарып берет. Айтып өтүлгөн сюжеттин негизинде жомоктун мазмунуна ылайык келүүчү образдарды изде. Анда төмөнкү абалдарга көңүл бурушуң мүмкүн:

1. Кары аңчынын илегилек менен алгачкы жолугушусун кандай элестетесин?


2. Илегилектин алдына бара жаткан чал жолдо кимдерди жолуктурду?

3. Белек менен илегилектин алдынан кайтып жаткан чал кандай окуяларды башынан өткөрдү?

Жогорудагы суроолордун негизинде иллюстрациянын бир канча варианттарын сунуштоо мүмкүн. Мисалы, биринчи вариантта аңчынын торуна илинген илегилек менен болгон алгачкы жолугушу; экинчи вариантта аңчынын жолдо чабандар менен жолугушуусу; үчүнчү вариантта аңчы жана ай-



**71-сүрөт.** Тельман Мухамедов. «Зумрат менен Кымбат» жомогуна иштелген иллюстрация.





72-сүрөт. И.Халхожаев. «Ур, токмок» жомогуна иштелген иллюстрация.

лакер байдын жолугушуусу; төртүнчү вариантта болсо «Ур, токмок» сараң байды жазалап жаткан абал сүрөттөлүшү мүмкүн. Мындан сырткары, сен өз алдыңча башка **эпизодду** да алышың мүмкүн (72-сүрөттөр).

Сүрөт тартууга киришүүдөн мурда сүрөттү кагаз бетине жайгаштырууга өзүнчө көңүл бур (73-сүрөт).

Композицияны боёп жатканда да перспектива эрежелерине амал кыл. Эгерде ишинди акварель боёкторунда аткарып жаткан болсоң, ачык түстөрдө баскычма-баскыч боёшун зарыл. Ар бир баскычта түстөрдү кочкулдаштырып барасың. Анан дагы



**73-сурет.** «Ур, токмок» жомогуна иллюстрация  
иштөөнүн баскычтары.

тұстөрдүн символикалық маанилерине да көңүл бур. Бул сага оң жана терс каармандардың обrazын ачып берүүгө көмөктөшөт.

Иш жарайында тазалыкка өзгөчө көңүл бур. Сууну ашыкча коромжулаба.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Китепти жасалгалоочу белгилүү сүрөтчүлөрдөн кимдерди билесин?
2. Жомокторго иштелген иллюстрациялар башка китеpterге иштелген иллюстрациялардан эмнеси менен айырмаланат?




### **Үйгө тапшырма:**

1. Биринчи сабакта иллюстрацияны калемде сыйып, экинчи сабакта болсо боёлгон вариантын бүтүрүп кой.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып ал.

## **«ФУТБОЛЧУ» ТЕМАСЫНДА АЙКЕЛ ЖАСОО**

Спорттун түрлөрүнүн ичинде эң жайылганы, талашсыз, футбол. Ошон үчүн да аны «миллиондордун оюну» деп аташат.

Өзбекстанда биринчи футбол командасы 1912-жылда Кокон шаарында «Музкоманда» деген ат менен уюшуулган болсо, бүгүнкү күндө республикабыздын бардык облустарында футбол командалары бар. Айрыкча, әгемендүүлүк жылдарында мамлекетибизде футболдун өнүгүшүнө өkmөтүбүз



**74-сүрөт.** Футбол оюнунан көрүнүштөр.

тарабынан чоң көңүл бурулууда. Дал ушул эгемендүүлүк жылдарында Өзбекстандын улуттук курама командасы Азия оюндары женүүчүсү болду (1994), жаштар жана өспүрүмдөрдүн курама командалары бир нече жолу дүйнөлүк чемпионаттарда катышып, татыктуу оюн көрсөттү. Өспүрүмдөрдүн курама командасы Азия бириңчилигинде алтын жана күмүш медалдарга татыктуу болду.

Футбол оюндарын телевизор аркылуу көп көргөнсүн. Ошондуктан футболдо кандай абалдар болушун, футболчулар кандай аракеттерди жасашын жакшы билесин (74-сүрөт). Бул билгендерин айкел жасоондо пайда берет.


Кээ бириңер дүйнөлүк футбол жылдыздары – Пеле, Марадонна, Рональдо, Зидан, Бэкхам, Месси, өзбекстандык Биродар Абдураимов, Геннадий Красницкий, Миржалал Касымов, Сервер Жепаров, Адыл Ахмедов сыйктуулардын сүрөттөрүн чогул-

туп жүрөсүңөр. Мына ушул сүрөттөрдөгү каармандарыңдын абалдарын эске алсаң, иштей турган композицияның чечимин табууң оңай болот.

Футболчунун айкелин жасоодо анын кайсы **позицияда** ойноосуна да көңүл буруу зарыл. Мисалы, дарбазачынын топко секирип жаткан, коргоочунун атаандаш чабуулчудан топту алып коюп жаткан, жарым коргоочунун атаандашты алдап өтүп жаткан, коргоочунун болсо топко сокку берип жаткан абалдарын сүрөттөө мүмкүн (75-сүрөт). Теманын вариантын тандап алганыңдан соң чопо же пластилиндөн футболчунун денесинин башы, колдору, буттары, денеси үчүн катыштардан келип чыгып бөлүп аласың. Алардын көрүнүшүн (формаларын) жасап алганыңдан соң дене бөлүгүнө бириктирип чыгасың.

Жасалган айкелченин кемчилдиктери жыгач же пластмасса стектер жардамында жонуу, кырып алып таштоо же жабыштырып чыгуу аркылуу түзөтүлөт.

Эгерде айкелди чоңураак өлчөмдө жасап жаткан болсон, анын бекемдигин камсыздоо үчүн



**75-сүрөт.** Футболчунун кыймылдарынын караламалары.



**76-сурөт.** Шахло Юсупова. Футболчунун айкелин жасоонун баскычтары.

зымдан каркас – тирөөч жасап аласың жана дене бөлүктөрүн ага жабыштырып чыгасың (75-сүрөт).

Футболчунун айкелин жасоодо үлгүдө берилген иллюстрациядан чыгармачыл түрдө пайдалануун мүмкүн.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Дүйнөнүн белгилүү футбол командалары жана футболчуларынан кимдерди билесин?
2. Өзбекстандык белгилүү футболчулардан кимдерди билесин?
3. Айкел бекем болушу үчүн эмне кылышнат?



### **Үйгө тапшырма:**

1. Футбол темасында пластилин же чоподон өз алдыңча композиция жаса.
2. Терминдер дептерине бөлүп көрсөтүлгөн сөздөрдү жазып кел.
3. Таланттуу балдар үчүн тапшырма: эки фигурадан турган «Футболчулар» темасында айкел жасоо.

## **«НООРУЗ МАЙРАМЫ» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ИШТӨӨ**

Нооруз байыркы замандардан бери Чыгыш мамлекеттеринде жаз майрамы, жашаруу мезгили катары кенири белгиленип келет. Нооруз жөнүндө элибиз көптөгөн уламыштарды жазган.

Жаз, Нооруз темасы сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгында да өзгөчө орун тутат. Өзбекстан көркөм сүрөт өнөрү тарыхында Орол Тансықбаев, Николай



**77-сүрөт.** Сүмөлөк бышыруу.

Карахан, Рахим Ахмедов, Неемат Козубаев, Абиджан Бакиров, Абдували Моминов өңдүү сүрөтчүлөрдүн эмгектеринде жаз темасы өзгөчө кооздук менен сүрөттөлгөн.

Сен иштей турган композицияда Нооруздин түркүн элементтери – эми гана чыккан майсаң чөптөр, ап-пак гүлдөгөн бадам, өрүк жана шабдалынын бутактары, жаз жөнүндө айланага кабар таратып жаткандай асманда учуп жүргөн чабалекейлер, ачык жайларда уюштурулган жалпы элдик майрамдар, сейилдер, энелер даярдаган сүмөлөктөр, күрөш же көкбөрү оюндары, баҳшылардын, түрдүү фольклордук ансамблдердин чыгуулары темасы болушу мүмкүн. Ошондой эле, Нооруз жөнүндө ата-энебиз, чоң ата-чоң энелерибиз айтып берген уламыштардын мазмуну сенин композицияна тема болушу мүмкүн. Албетте, Нооруздин негизги темасы – бул сүмөлөк (77-сүрөт).



**78-сүрөт.** Исламжан Рахманов. «Сұмәләк» темасындағы композицияның караламасы.



**79-сүрөт.** Курдашыңдың сүрөтүнөн үлгү.

Жогоруда сага эстетилген абалдарды жакшылап иликтеп, өзүң үчүн тема танда. Негизгиси, мүмкүн болушунча өзүң көргөн, күбесү болгон окуяларды сүрөттөөгө аракет кыл. Устатың менен келишкен түрдө композицияга «Нооруз майрамы», «Батпирек учуруу», «Сұмәләк» темаларынан бириң тандашың мүмкүн (78–79-сүрөттөр).

Ишти адаттагыдай женил чиймелер менен каралама эскиз тартуудан баштайсың. Аларды жалпылаштырып, жыйынтық композиция вариантын таап алгандан соң, аны боёого киришесин. Баштап адамдардың сүрөтү, б.а. композицияның бириңчи пландагы негизги элементтерин, кийин айланадагы элементтерди баскычма-баскыч түрдө тартасың. Бул баштап адамдарды тартып болуп, кийин башкасын тартуу дегени эмес. Болгону белгилүү бир удаалаштыкта баскычтуу түрдө ишти аягына чыгарасың. Иштөө жарайында таза түстөрдөн пайдалануу, көркөм сүрөт өнөрүнүн перспектива, жарык-көлөкө,

катыштар, түстөрдүн бири-бирине өз ара таасири өндүү эрежелерине амал кылууну үнүтпа.



**Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Нооруз майрамы качан белгиленет?
  2. Нооруз темасында әмгек жараткан сүрөт-чүлөрдөн кимдерди билесин?
  3. Ноорузда кандай иш-чаралар өткөрүлөт?
  4. Жазда даярдана турган кандай тамактарды билесин?



## Үйгө тапшырма:

1. Нооруза тиешелүү композицияны биринчи сабакта калемде сыйып, экинчи сабакта боёп бүтүр.
  2. Терминдер дептерине Нооруз сейилинде өткөрүлө турган оюн-зооктордун аттарын жана жазғы тамактардын атын жазып кой.

## 3-ТЕКШЕРҮҮ ИШИ

## I. Теориялық билиминди сұнап көр.

1. Эмне себептен кыш күндөрүндө жааган кардын түсү өзгөрөт?
  2. Стилизация деген эмнө?
  3. Белгилүү футболчулардан кимдерди билесин?

## II. Бипиминди сынап көр

- A) май боёк; C) иллюстрация;  
B) пластилин; D) панно.

**3. Айкелчиликке тиешелүү терминди аныкта.**

A) кыл калем; C) пластилин;  
B) гирих; D) оймо.


**4. «Бийдин төрөлүшү» эмгегинин автору ким?**

A) Неемат Козубаев C) Бахадыр Жалалов  
B) Рахим Ахмедов D) Орол Тансықбаев

# «ТООДО ЖАЗ» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ИШТӨӨ

Ачык табият койнунда натурадан кооз сүрөттөрдү тартуу сүрөтчүдөн чоң чебердикти талап кылат. Бирок, тоо-токойлорду, дарыя жана деңиздерди, талаа жана бактарды, чөлдөрдү кооз сүрөттөй ала турган сүрөтчүлөр да бар. Пейзажчы сүрөтчүлөрдүн да өз сүйгөн мезгили, күндүн абалы болот. Эл сүрөтчүсү академик Орол Тансықбаевди Өзбекстан пейзажынын жарчысы дешет. Ал өз эмгектеринин бирин «Менин ырым» (80-сүрөт) дөп аташы да аны Өзбекстандын кайталангыс табиятынын жарчысы экендинген кабар берет. Анын «Өзбекстанда март», «Тоодо», «Тоолордо жаз» аттуу эмгектеринде журтубуздун жаз мезгилиндеги кооз табияты чоң чебердик менен сүрөттөлгөн.

Пейзажчы сүрөтчүлөрдөн Николай Каражан, Рахим Ахмедов, Неемат Козубаев (82-сүрөттөр), Анвар Мирсаатов, Абиджан Бакиров (83-сүрөт), Гафур Абдурахманов, Абдували Моминов, Янис Салпинкиди, Дилюс Имамов, Мухаммаддияр Таш-



**80-сүрөт.** Орол Тансықбаев.  
Менин ырым.



**81-сүрөт.** Немат  
Козубаев. Акташта жаз.

### Немат Козубаев

Өзбекстан әл сүрөтчүсү, Өзбекстан Көркөм академиясынын академиги, «Эл-юорт хурмати» орденинин ээси. 1929-жылда Фергана шаарында төрөлгөн. 1953-жылда И.Репин атындагы Ленинград сүрөтчүлүк, айкелчилик жана архитектура институтун аяктаган. Н.Козубаев көркөм сүрөт өнөрүнүн бардык жанрларында натыйжалуу эмгектенген. Эмгектери республикасыздын жана чет эл музейлеринде сакталат. Анын «Надырабегим», «Абдулла Кадырий», «Навай жана Султан Хусайн» өндүү портреттери, «Жаз», «Фергана өрөөнү» сыйктуу пейзаждары, «Издөөчүлөр», «Койчулардын жанында» өндүү турмуштук жанрдары эмгектери Өзбекстан көркөм сүрөт өнөрүнүн баалуу үлгүлөрүнүн катарына кирет.






**82-сурөт.** Неемат Козубаев. Таң.



**83-сурөт.** Абиджан Бакиров. Ərük guldəgəndə.



**84-сүрөт.** Аскарали Сулайманов. «Тоодо жаз» темасында композиция иштөөнүн баскычтары.

мурадовдордун эмгектеринде журтубуздун табияты өзгөчө сүрөттөлгөн.

Тоодо жаз темасында композиция иштөөгө киришүүдөн мурда сен эсиндеги элестерди калыптандырууга аракеттен. Өзбекстандын көптөгөн аймактары тоолуу жайлардан турат. Айрыкча, Ташкент облусунун Бостанлық, Газалкент райондорундагы, Фергана өрөөнүндөгү, Жызак–Самарканд жолундагы, Кашкадарыя жана Сурхандарыя аймагындағы тоолуу пейзаждарды түздөн-түз өзүн көргөн болушун мүмкүн. Жадагалса, сүрөтчүлөрдүн пейзаж жанрындағы эмгектеринде тоо пейзаждарынан сырткары телевизор аркылуу, китептердеги иллюстрациялар аркылуу көп жолу көргөнсүң. Ошол көргөндөрүндү бирме-бир эсте. Ошондо сага композициянын вариантындары үчүн тема табуу оңой болот.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Жаз темасында пейзаж эмгектерин жараткан кайсы сүрөтчүлөрдү жана алардын кандай эмгектерин билесин?
2. Өзбекстандык кайсы сүрөтчү өзүнүн пейзаж жанрында жаратылган эмгектеринен бирин «Менин ырым» деп атаган?
3. Өзбекстандын кайсы облустарында тоолуу пейзаждарды көрүүгө болот?



### **Үйгө тапшырма:**

1. «Тоодо жаз» композициясын боёп бүтүр.
2. Терминдер дептерине бөлүп жазылган сөздөрдү жазып ал.

# IV ЧЕЙРЕК

## «ЖАЗ ГҮЛДӨРҮ» ТЕМАСЫНДА КОМПОЗИЦИЯ ИШТӨӨ

Жаз темасын жаңы өсүп чыккан чөптөр, адырларды килемдей каптаган кыпкызыл кызгалдактар, ачык кызыл, ак жана кызгылт-көк түстө гүлдөгөн бадам, өрүк, шабдалы жана алмалардын пейзажчы сүрөтчү тарабынан сүрөттөлгөн әмгектеринде гана эмес, ошондой эле, жаз өсүмдүктөрүнүн сүрөттөлүшү түрүндөгү натюрморт әмгектеринде да көрүү мүмкүн. Абиджан Бакировдун «Өрүк гүлү» (85-сүрөт), Лев Резниковдун «Жаз» (86-сүрөт),



**85-сүрөт.** Абиджан Бакиров.  
Өрүк гүлү.




**86-сүрөт.** Лев Резников.  
Жаз.



**87-сүрөт.** Абиджан  
Бакиров. Кызгалдактар.



**88-сүрөт.** Артыгаалы Ка-  
заков. Жаз гүлү настарин.



### **Абиджан Бакиров**

Өзбекстан әл сүрөтчүсү, 1941-жылдын 19-мартында Андижан шаарында төрөлгөн. Республикалык сүрөтчүлүк коллежин жана Ташкент театр жана сүрөтчүлүк институтун (азыркы Камалиддин Бекзат атындагы Улуттук сүрөтчүлүк жана дизайн институту) академик Рахим Ахмедовдун устаканасында бүтүргөн. Өзбекстан көркөм сүрөт өнөрү тарыхында улуу инсандар жана замандаштарынын портреттери, лирикалык пейзаждар жана натюрморт жанрындагы эмгектери менен татыктуу орун ээлеген. Чыгыштын улуу ойчулу Беруний, әл артисти Аббас Бакировдун портреттери, «Шахимарданда күз», «Нооруз» темасындагы пейзаж жанрындагы, «Күзгү натюрморт» аттуу натюрморт жанрындагы эмгектери буга мисал болот.

Абиджан Бакировдун «Кызгалдактар» (87-сүрөт), Артыгаалы Казаковдун «Жаз гүлү настарин» аттуу натюрмортторун күнт коюп күзөтсөн, буга ынанасың.

Жазгы гүлдөр темасында натюрморт жанрындағы чыгармаларды Рахим Ахмедов, Юрий Талдыкин сыйяктуу сүрөтчүлөр да жаратышкан.

Демек, жаз гүлдөрү темасындагы композицияны иштөөнүн түрдүү варианты болушу мүмкүн экен. Анда сен натюрморт жанрын негизги жанр катары алып, жаздын илебин толугураак чагылдыруу үчүн кошумча элементтерден пайдаланышың мүмкүн. Сен иштей турган композициянын негизги элементи катары белгилүү сүрөтчүлөр тарабынан сүрөттөлгөн



**89-сүрөт.** Равшан Асрanova. Натюрморт.



**90-сүрөт.** Жанполот Башаров. Жазгы маанай.


кызгалдактар, башка жаз гүлдөрү, өрүктүн гүлдөгөн бутагы, кошумча элемент катары терезеден көрүнүп турган табият пейзажы, гүлдөгөн дарактын бутагы болушу мүмкүн. Буларга кошумча дагы кайсы элементтерден пайдалануу мүмкүн? Бул жарайнда сүрөтчүлөрдүн жаз темасындагы натюроморттору жана башка композицияларынан чыгармачыл түрдө пайдаланышың да мүмкүн (88–89-сүрөттөр).

Иштей турган композициянын темасын жана мазмунун жакшылап ойлоп алгандан соң, калемде композициянын бир канча баштапкы варианттарын эскиз түрүндө сыйып ал. Эскиздердин ар бири-нен айрым элементтерди алган түрдө композициянын жыйынтык вариантын калемде даярдап ал (91–92-сүрөттөр).

Композициянын калемдеги вариантын белгилен-



**91-сүрөт.** «Жаз гүлдөрү» темасында наюроморт иштөөнүн баскычтарынан үлгүлөр.



**92-сүрөт.** «Жаз гүлдөрү» композициясын иштөөнүн баскычтары.

ген эрежелердин негизинде сыйып алгандан соң, аны боёого кириш. Боёо жарайында жазды туюнтуучу түстөрдөн пайдаланууга аракет кыл. Эгерде боёону акварель боёкторунда иштеп жаткан болсоң, баштап суюгуралаак, ачыгыраак түстөр менен иште. Түстөрдү акырындық менен кочкулдаштырып барып

натуранын чыныгы түсүнө келтиресиң. Түстөрдү бири-бирине аралаштырып кошумча түс пайда қылуда алардын киргилт болуп кетишине жол бербе. Композицияны аралаш техникада, башкача айтканда акварель жана гуашь боёкторунда иштөө сага контраст түстөрдөн пайдалануун үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. Композициянын айрым жайларын, мисалы, фонду кочкул түстө боёп алыш, гуашь жана акварель боёгу аралашмаларынан алынган жаркын түстөрдү ошол жерге сүртсөң, түстөр контрастынын эсебинен түс жагынан кооз сүрөттөлүш пайда болот.

Композициянын негизги бөлүктөрүн, чоң аянттарды түс менен боёп алғандан соң, айрым деталдарды иштөөгө өт. Эгерде чоң аянттарды боёодо так түстөрдөн азыраак пайдаланган болсоң, деталдарды иштөө жарайында мүмкүн болушунча таза жана жаркын түстөрдөн пайдаланууга аракет кыл. Анткени, жаз гүлдөрүнүн бардыгы жаркын түстө болот.



### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**

1. Жаз темасында композиция жараткан кайсы сүрөтчүлөрдү жана алардын кандай эмгектерин билесин?
2. Жаз мезгилинде Өзбекстандын табиятында кандай түстөрдү көбүрөөк кезиктириүүгө болот?




### **Үйгө тапшырма:**

«Жаз гүлдөрү» композициясын боёону аяктап кой.

## КАРАПА ТАБАК ҮЧҮН ОЙМО ТАРТУУ

Өзбекстандын карапачылык өнөрү узак тарыхка ээ. Карападан илеген жасоо карапачылыктын эң кенири таралган түрлөрүнөн бири болуп саналат. Ошондуктан карапа буюмдарды Өзбекстандын ар бир үйүндө кезиктирүү мүмкүн (93-сүрөт). Карапа илеген, кесе, чайнек, пияла же тарелкалар өз функциясына карай түрдүү форма жана өлчөмдөрдө жасалат. Ошол себептен алардын көркөм жасалгасы да ар түрдүү болот. Карапа идиштердин дагы башка түрлөрү да бар. Алар көркөм өнөр эмгеги катары имараттардын ички бөлүгүн кооздоо үчүн колдонулат. Мындай карапа буюмдарды чет элдик туристтер, көркөм өнөрдүн ышкыбоздору журтубуздан белек катары алып кетишет. Илегендердин кооз болушу үчүн алардын формасы жана түсүнөн сырткары, оймолору да суктанарлык болушу керек.

Карапа илеген үчүн оймо тартуудан мурда




**93-сүрөт.** Өзбекстан карапачылык мектептеринин эмгектеринен үлгүлөр: а) Харезм; б) Риштан; в) Гыждуван.

Өзбекстан карапачылық өнөрүнүн өзүнө мүнөздүү жактары жөнүндөгү билиминди эстөөгө аракет кыл. Өзбекстандын Ташкент, Риштан, Үргүт, Гурумсарай, Хива карапачылық мектептери бар. Алар бир-биринен жасалга үчүн колдонула турган көркөм элементтери, түстөрү менен айырмаланат.


Илеген жана анын түрлөрү жөнүндөгү билгендериңди эстеп алғандан соң өзүң тарта турган композиция жөнүндө ойлошуң мүмкүн. Эсте тут, илеген үчүн тартыла турган оймо композициясы сен экинчи чейректе тарткан айлананын ичиндеги оймо композициясына окшош болот. Болгону, анын элементтеринде айырма болушу мүмкүн, башкача айтканда илегендин көркөм жасалгасында исслимий жана гриф оймолору менен бирге, символикалық мааниде колдонулган сүрөттөр да колдонулушу мүмкүн (94–96-сүрөттөр). Демек, ишти сүрөт дептеринин ортосуна айлана сыйзуу-



**94-сүрөт. И. Камилов.**  
Кумган темасы.




**95-сүрөт. М. Сайдов.** Балык  
темасы.



**96-сүрөт.** Карапа табак үчүн оймо тартуунун баскычтары.

дан баштайсын. Анын диаметри 12 сантиметр болушу мүмкүн. Андан чону сүрөт дептериңе турра келбейт, ал эми кичинеси болсо оймону тартууда кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Кезектеги иш айлананын ичинде баштапкы айланадан кичирээк дагы бир айлана сзыуудан турат. 97-ө сүрөттө уста карапачы дал ушундай жол туткан. Алынган чоң жана кичине айланалардын ортосундагы жолчо сымал жайга гирих усулуунда, ички айлананын бетине болсо ислими оймолор берилген. 97-а сүрөттө болсо илегендин бети айланалар менен үч бөлүккө бөлүп алынган.



**97-сүрөт.** Карапа табак үчүн оймонун үлгүлөрү.

Айланалардын саны канча болушу жөнүндөгү суроого жооп таап алгандан соң, анын бетин тең бөлүктөргө бөлүп ал. Аны жок дегенде төрт бөлүккө бөлүш керек. Айрым окуучулар айлананы алты же сегиз бөлүккө бөлүшү да мүмкүн. Мына ушул бөлүктөрдүн бирине оймо композициясынын бир бөлүгүн сыйып ал. Кийин аларды симметриялуу түрдө башка бөлүктөргө да сыйз. Мында **калька** кагазынан пайдалансаң, айлананын ар бир бөлүгүндөгү оймонун бөлүктөрү бирдей чыгат. 95-б сүрөттөгү жасалгаларды кунт кооп күзөт. Уста бирдей сүрөттөрдү алты жолу кайталаган. Демек, ал аны алты тең бөлүккө бөлүп чыккан.

Карапа илеген үчүн тартыла турган оймо композициясын калемде сыйып алгандан соң, ага түс берүүгө өтүшүн мүмкүн. Адатта, оймо композициялары акварель, гуашь жана **темпера** боёкторунда тартылат.

Илегенге тартылган оймого түс берүүдө чон

жана кичине аянттарды боёнун тартипперине амал қыл. Анда түстөрдүн түрлөрү (жылуу жана муздак түстөр) жана түстөрү (кочкул жана ачык түстөр) нүн контрасттыгынан өнүмдүү пайдаланууга аракеттен.

### **Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:**



1. Карапа идиштерге тартыла турган көркөм жасалгалар бир-биринен кандай айырмаланат?
2. Чет әлдик туристтер жана колдонмо көркөм өнөрдүн ышкыбоздору карапа илегендерди кандай максаттарда сатып алышат?
3. Өзбекстандын кайсы шаарларында карапачылык өнөрүнүн мектептери бар?

### **Үйгө тапшырма:**



1. Бириңчи сабакта илеген үчүн тартыла турган композицияны калемде сыйып бүтүр. Экинчи сабактан соң боёп, аякта.
2. Терминдер дептерине бөлүп жазылган сөздөрдү жазып кел.

## **«БОКСЧУ» ТЕМАСЫНДА АЙКЕЛ ЖАСОО**


Сен спорттун ар башка түрлөрүнө кызыгасың. Алардын арасында, талашсыз, бокс да бар. Бокс Өзбекстан спортунун кең жайылган түрлөрүнөн бири. Анткени, Өзбекстандан дүйнөгө белгилүү боксчулар жетишип чыккан. 1974-жылда Гавана шаарында ышкыбоз боксчулардын арасында Бириңчи дүйнөлүк чемпионат өткөрүлгөндө, эң жогорку орунга «Ташкент жолборсусу» деп аты чыккан Өзбекстандык Руфат Рыскиев көтөрүлгөн.

Айрыкча, эгемендүүлүк жылдарында Өзбекстанда спорттун бул түрү тездик менен өнүгүп жатат. Азыркы күндө олимпиада чемпиондору Мухаммадкадыр Абдуллаев, Хасанбай Досматов (98-сүрөт), Шахабиддин Заиров, Фазлиддин Гайибназаров (99-сүрөт), эки жолку дүйнө чемпиондору Аббас Атаев, Өткүрбек Хайдаров, олимпиада жана дүйнөлүк чемпионаттын күмүш медалы ээлери Бектемир Меликозуев, Шахрам Гыясовдун аттары бүткүл дүйнөгө таанылган. Профессионал боксчубуз Артур Григорьян дүйнө чемпиону катары өз курун 16 жолу ийгиликтүү коргогон. Сен телевизордо берилген репортаждар, газета жана журналдардагы фотоиллюстрациялар аркылуу алардын кыймыл аракеттерин көп жолу күзөткөнсүн.



**99-сүрөт.** Бокс боюнча Олимпиада чемпиону Фазлиддин Гайибназаров.

**98-сүрөт.** Бокс боюнча Олимпиада чемпиону Хасанбай Досматов.



**100-сүрөт.** Боксчунун кыймылдарынын караламасы.

Композиция жаратуудан мурда боксчулардын абалдары кандай болот, деген суроого жооп табууга аракеттен. Маалым болгондой, боксто эки абал күзөтүлөт. Биринчиси чабуул абалы болсо, экинчиши, коргонуу абалы болот. Ошого карап кол, бут жана дененин абалы түрдүүчө болот. 100-сүрөттө сүрөттөлгөн боксчунун түрдүү абалдарын күнт кооп күзөт. Ошондой эле, боксчунун чабуул жарајында сокку берүү усулдары да түрдүүчө болот. Мисалы, ондон, солдон, туурадан, ылдыйдан сокку берүүгө карап, жасала турган айкелченин абалын аныктап ал. Мында сен айкелченин аракети менен бир маалда денесинин таяныч чекитин туура табышың керек болот. Антпесе жасаган айкелчен



**101-сүрөт.** «Боксчу» айкелин жасоонун баскычтары.

кудум жыгылып түшүп жаткандай көрүнүшү мүмкүн. Ошондуктан жасай турган айкелчендин көрүнүшүн тактап алыш үчүн калемде бир канча каралама иштеп ал. Өз ишинди аткарууда үлгүдө келтирилген сүрөттөрдөн чыгармачыл түрдө пайдаланууга аракеттен.

Айкелченин композициясын тактап алғандан соң, тиешелүү түрдө боксчунун денесинин бөлүктөрүн бөлүп аласың. Анан 101-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, бөлүктөрдү бириктирип чыгасың.

Боксчунун денесинин кыймылына ылайык абалды түзүп алғандан соң, анын деталдарын иштөөгө өтөсүң. Мында айкелчилик аспаптары – стектерден пайдаланаңың. Алар менен ашыкча жерлер кыркып алыш ташталат, жетпеген жерлери толтуруп барылат. Анда сен майда деталдарга өзүнчө көңүл бурба. Мисалы, боксчунун көзү же кашы сүрөттөлүшү анчалык маанилүү эмес. Негизгиси, анын аракетинин образдуу чыгышында.



## Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:

1. Өзбекстандык кайсы боксчулар Олимпиаданын, Дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондору болушкан?
2. Бокс мелдештеринде боксчунун кандай аракеттерин байкоо мүмкүн?
3. Айкелчиликте боксчунун абалын туура сүрөттөө үчүн эмнелерге көнүл буруу зарыл?




## Үйгө тапшырма:

1. Боксчунун айкелин жасап бүтүрүү.
2. Таланттуу балдарга: эки фигурантуу боксчулар айкелин жасоо.

## «ЖАРЫШ» ТЕМАСЫНДА СҮРӨТ ТАРТУУ


Жарыш темасынын мааниси өтө кеңири. Алардын бардыгында мелдешүү руху болуп, түрлөрү ар башка болот. Жөн эле, балдардын көчөдө, мектеп стадионунда чуркашы, велосипедде ким биринчи деп мелдешүү да чындыгында жарыш болот. Жарыштын атайын даярдык көрүп өткөрүлө турган түрлөрү да бар. Бул жарыштар атта, спорт велосипеди (102-сүрөт), мотоцикл, жеңил автомобилдерде да өткөрүлөт. Жарыштардын эң кең таркалгандары раллилер болуп, узак жылдардан бери Париж–Дакар багытында чөлдөр аркылуу өтөт. «Формула–1» деп аталуучу жарыштар болсо ылдамдык жана атаандаштык жактан эң ылдамы болуп саналат. Ошондой эле, жарыштардын бал-



102-сүрөт. Веложарыш.

дар картинги, багги, мотокросс түрлөрү да бар. Борбордук Азия элдеринде болсо атта чабыла турган «Кыз куумай» оюну да чындыгында жарышка окшогон мелдеш. Көкбөрүдө да жарыш элементтери бар: кимдир улакты алып качат, кимдир аны куйт. Демек, жарыш темасы кең көлөмдүү болуп, бул темада композиция жараттуу үчүн ар түркүн темаларды тандаш мүмкүн.

Жарыш темасы сүрөтчүлөр тарабынан да түрдүү вариантарда сүрөттөлгөн. Өзбекстан эл сүрөтчүлөрү Маннан



103-сүрөт. Маннан Сайдов. Чабандестер.



**104-сүрөт.** Алишер Аликулов. Улак.

Сайдовдун «Чабандестер» (103-сүрөт), Алишер Алыкуловдун «Улак» (104-сүрөт), Кутлуг Башаровдун «Өзбек улуттук оюндары» түркүмүндөгү эмгектери, казакстандық сүрөтчү Н.Акинбаевдин «Кыз куумай» (105-сүрөт) аттуу эмгектери буга айкын мисал болот. Сүрөтчүлөрдүн ишин күнт коюп күзөт. Мунун натыйжасында оюнда калыптанган идеялардын негизинде «Жарыш» темасындагы композициянын вариантарын ойлоп көр. Ал үчүн, адаттагыдай, жумшак калемде бир канча варианта эскиз иштеп ал.

Тема эки saat окутулушун эсепке алып, композициянын мазмуну жөнүндө көбүрөөк ойло. Сен жогоруда айтып өтүлгөн спорт түрлөрүнөн бири-не композиция иштешиң мүмкүн. Мында көбүрөөк кызыгууң жана элестериңе негиздел. Композиция вариантарын табууда үлгүлөрдө келтирилген иллюстрациялардан пайдаланууң мүмкүн.

Ар ким өз кызыгуусуна карай тема тандашы мүмкүн. Негизгиси, анын мазмуну жана композициясы ишенимдүү чыгышы керек. Ал үчүн эскиздер аркылуу композиция варианттарын чыгармачыл түрдө издөө жарайянына өзгөчө көнүл буруу зарыл. Варианттар канча көп болсо, анык бир композицияга токтолуу ошончо оңой болот.

Эскиздерден композиция варианттын сыйып алгандан соң, аны боёйсун. Композицияны сыйзуу жарайында иллюстрациялык материалдар, окуу китебинде берилген үлгүлөрдөн пайдалан. Ошондой эле, композициянын ар бир деталын иштегенде эстутумуң жана элесиндеги образдардан да натыйжалуу пайдаланууга аракет кыл.



**105-сүрөт. Н.Акинбаев. Кыз куумай.**



### Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:

1. Борборук Азия элдеринин жарыш элементтери бар кандай салттык мелдештерин билесин?
2. Өзбекстандык сүрөтчүлөрдөн кимдер жарыш темасында көркөм сүрөт өнөрү әмгектерин жаратышкан?
3. Спорт мелдештеринин арасында жарыштын кандай түрлөрү бар?



### Үйгө тапшырма:

1. Биринчи сабакта «Жарыш» темасындагы композицияны калемде сыйып, әкинчи сабактан кийин боёп бүтүр.
2. Таланттуу балдар үчүн композициянын башка вариантын өз алдынча иштөө.

## 4-ТЕКШЕРҮҮ ИШИ

### Билиминди сынап көр.

1. Кызгалдактар темасында кайсы өзбек сүрөтчүлөрү натюрморт тартышкан?  
A) Евгений Мельников, Абиджан Бакиров;  
B) Орол Тансықбаев, Николай Каракан;  
C) Жавлан Умарбеков, Бахадыр Жалалов;  
D) Мухаммад Нуридинов, Алишер Аликулов.
2. Кайсы жоопто «Жарыш» темасында живопись эмгегин жараткан өзбек сүрөтчүсү берилген?  
A) Акмал Икрамжанов;      C) Янис Салпинкиди;  
B) Абдували Моминов;      D) Маннан Сайдов.
3. Кайсы катарда Өзбекстан көркөм кол өнөрчүлүгүнүн карапачылык түрү өнүккөн борборлор көрсөтүлгөн?  
A) Ташкент, Гўлистан, Марғылан;

- В) Жызак, Карши, Наманган;
- С) Үргөнч, Кокон, Термез;
- Д) Риштан, Үргүт, Ташкент.

## «КАРЫШКЫР МЕНЕН ТУРНА» ТАМСИЛИНЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИШТӨӨ

Өтүлгөн сабактардан сен жомоктор кандай максатта тоқулушу, эмне себептен аларды чондор кичинелерге айтып беришин түшүнгөн болсоң керек. Жомоктор, чындыгында, адамдарды жакшылыкка, изгиликке үндөөчү каражат. Адамдарды жомоктордой жакшылыкка чакыруучу дагы бир каражат бар. Бул тамсилдер. Анда жаныбарлар күдүм адамдардай сүйлөйт. Турмушта чындыгында бир-бири менен эч кандай мамиледе болбой турган жаныбарлар тамсилчинин тажрыйбасы менен тилге киришет, бир-бириникине конокко барышат. Айрыкча, орус тамсилчиси Иван Крыловдун тамсилдерине белгилүү сүрөтчүлөр тарабынан кооз сүрөттөр сызылган. 106-сүрөттө анын «Квартет» деп аталган тамсилине Валентин Серов тарабынан сызылган иллюстрацияга көнүл бур. Андагы «музыканттар» – аюу, эшек, эчки жана маймыл күдүм уста музыканттардай өзүнө мүнөздүү образда сүрөттөлгөн. Сүрөтчү И.Семёновдун «Карышкыр менен турна» тамсилине тартылган иллюстрациясында башкача композиция тандалган (107-сүрөт). Бир аталыштагы чыгармага түрдүүчө вариантарда



**106-сүрөт.** Валентин Серов.  
«Квартет» тамсилине иштелген  
иллюстрация.

иллюстрация иштесе болот. Анда жаныбарларды кудум адамдар сыйктуу тартуу мүмкүн. Негизгиси, тамсилчилер жаныбарлардын образдары аркылуу адамдарды жакшылыкка чакыра турганын эсте тут.


«Карышкыр менен турна» тамсилиinin мазмуну да үлгүлүү. Анда өзүнүн ач көздүгү себеп тамагына сөөк тыгылып, дем алууга күчү калбаган карышкырдын тамагындагы сөөктү турна өзүнүн узун түмшүгү менен сууруп алып жаткан абалы эң таасирлүү абалы болсо керек. Ошондуктан да сүрөтчү тамсилдин ушул учурун сүрөттөгөн. Сен да тамсилдин мазмунунан келип чыккан түрдө композициянын бир канча баштапкы вариантарын эскиз түрүндө иштеп көр. Алардан эң



**107-сүрөт.**  
И.Семёнов. «Карышкыр менен турна» тамсилине иштелген иллюстрация.



**108-сүрөт.** Б.Попов.  
«Тұлқу менен жұзұм» там-  
силине иштелген иллю-  
страция.



**109-сүрөт.** И.Семёнов.  
«Ийнелик менен кумурска»  
тамсиліне иштелген  
иллюстрация.

ылайыктуусун түрдүү түстөрдө боё. Композиция вариантын табууда «Тұлқу менен жұзұм» (108-сүрөт), «Ийнелик менен кумурска» (109-сүрөт) өндүү тамсилдерге иштелген иллюстрация варианттарынан да чыгармачыл түрдө пайдаланышың мүмкүн. Ошондой эле, устатың менен кеңешкен түрдө өзүңө жаккан башка тамсилди да тандашың мүмкүн.

Сүрөт тартуу жарайында максат сүрөттөө тажрыйбанды гана ашыруу эмес, тамсилдин мазмунунан келип чыгып, өз жашоондо андан үлгү катары пайдаланууга да аракет кыл.



## Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор:

1. Түрдүү тәмалардагы кандай тамсилдерди жана аларга иллюстрация иштеген кайсы сүрөтчүлөрдү билесиң?
2. Өзүң билген тамсилдерден биригин мазмунун айтып бер.
3. «Карышкыр менен турна» тамсилине иштеген иллюстрацияны түшүндүрүп бер.



## Үйгө тапшырма:

1. Жыл бою аткарылган иштерди карап чыгып, эң жакшыларын жыйынтыктоочу сабакка алып кел.
2. Терминдер дептерине бөлүп жазылган сөздөрдөн турган жана окуу жылы бою топтолгон терминдердин сөздүгүн иретке келтир.

## ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ САБАК. КӨРГӨЗМӨ-МАЕК

Ардактуу окуучулар! Сен жыл бою көркөм сүрөт өнөрүнүн живопись, графика жана айкелчилик түрлөрүндө чыгармачыл иштерди аткардың. Ошондой эле, колдонмо өнөрдүн оймочулук түрү боюнча түрдүү фигуralардагы композицияларды жараттың. Бүгүнкү сабакта аларды жыйынтыктайбыз. Сабакта устattyң тарабынан жыл бою аткарған иштерин үйрөнүп көрүп, сабакта оймочулук түрү боюнча түрдүү фигуralардагы композицияларды жараттың. Бүгүнкү сабакта аларды жыйынтыктайбыз. Сабакта устattyң тарабынан жыл бою аткарған иштерин үйрөнүп көрүп, сабакта оймочулук түрү боюнча түрдүү фигуralардагы композицияларды жараттың. Бүгүнкү сабакта аларды жыйынтыктайбыз. Сабакта устattyң тарабынан жыл бою аткарған иштерин үйрөнүп көрүп, сабакта оймочулук түрү боюнча түрдүү фигуralардагы композицияларды жараттың. Албетте, кимдир бул багытта көбүрөөк иштеп, жак-

шы натыйжаларга жетишкен. Сен да кийинки окуу жылында аларга теңелүүгө аракеттен. Жакшы натыйжаларга жетишкендер болсо классташтарына көмөктөшүүсү, алардын да өзүнө окшош чыгармачыл инсан болуп жетишүүлөрү үчүн жардам берishi керек.

Кезектеги тапшырма: жыл бою жасаган эң жакшы иштеринди классташтарыңа түшүндүрүп бер. Ошондой эле, классташтарыңдын эң жакшы иштерин биргелешип түшүндүргүлө. Бул иш-чарага мектеп жетекчилери, класс жетекчин жана ата-эненди да чакырсан, жыйынтыктоочу сабак өзгөчө, майрамдай өтөт. Классташтарың жана устатың менен кеңешип, өзүнөрдүн жыл бою аткарган эң жакшы иштериңерди мектептин фоесинде, коридору же класстын өзүндө көргөзмө уюштургула. Муну менен өз ишиңердин натыйжасын көрсөтүп, дилиңерде өзүнөр жасаган иштен сыймыктануу сезими пайда болуп, башкалардын да сулуулук ааламына кызыгуусуна салым кошосуңар.

Окуу жылы аяктады. Көркөм сүрөт өнөрү – бул дайыма иштөө үчүн тема табыла турган тармак. Жай темасы да сүрөтчүлөр үчүн кызықтуу болгондуктан каникул маалында да көркөм сүрөт өнөрү менен өз алдынча алектенүүнү унутпа.

## КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ ТЕРМИНДЕРДИН ТҮШҮНДҮРМӨСҮ

**Каркас** (италянча «carcasse» – негиз) – чопо, пластилин өндүү жумшак материалдан айкел жасалып жатканда жыгач же зымдан даярдалган таянычы, негизи.

**Колорит** (италянча «colorito», латынча «color» – түс) – живопись жана оймочулук әмгектеринде басымдуу түрдө колдонула турган негизги түс.

**Композиция** (латынча «compositio» – түзүү, колдонуу) – сүрөттөлүштүн деталдарын белгилүү бир ойдун негизинде бир-бирине бириктүү, жайгаштыруу аркылуу көркөм чыгарма жаратуу.

**Контраст түстөр** – түстүн түрү жана каныккандыгына карай бир-биринен кескин айырмалануучу түстөр: ак – кара; көк – сары.

**Түстөрдүн гаммасы** – сүрөт жана колдонмо өнөрдө көркөм чыгарма жаратууда түстөрдүн колдонулушундагы удаалаштыктын тартиби, системасы.

**Реалисттик усул** – сүрөттөлүштү көркөм сүрөт өнөрү мыйзамдарынын негизинде реалдуу (чындал) сүрөттөө усулу.

**Рельеф** – айкелчиликтин түрү, бетке салыштырмалуу томпок сүрөттөлүш.

**Рефлекс** – кандайдыр бир буюмга нурдун (жарық) түшүшү натыйжасында анын түсү башка буюмдун бетинде чагылышы.

**Сюжет** – көркөм сүрөт өнөрү эмгегинин темасын (мазмунун) белгилеп берүүчү окуянын сүрөттөлүшү (баяны).

**Эпизод** – көркөм чыгарманын белгилүү бөлүгү. Мисалы, адабий чыгарманын иллюстрация иштөө үчүн тандап алына турган бөлүгү.

**Этюд** – кандайдыр бир объект (табият көрүнүшү, портрет), буюм (натюрморт), натура (портрет) же тематикалык композиция үчүн түрдүү графикалык материалдарда түздөн түз натурадан тартылган каралама, түстүү боёктордо кыска мөөнөттө иштелген түстүү тасма.

## МАЗМУНУ

Көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жана жанрлары . . . . .	3
«Коон жана анар» темасында натюрморт тартуу . . . . .	12
«Коон сейилинде» темасында композиция тартуу . . . . .	18
«Бийчи» айкелин жасоо . . . . .	21
«Күзгү гүлдөр» темасында сүрөт тартуу . . . . .	24
«Күштар» темасында сүрөт тартуу . . . . .	28
Туура төрт бурчтук түрүндө оймо тартуу . . . . .	31
«Өзбекстандын архитектуралык эстеликтери» деген темада маек . . . . .	35
«Коноктор архитектуралык эстеликтердин жанында» темасында композиция иштөө . . . . .	38
«Койчу бала» темасында айкел жасоо . . . . .	40
Квадрат түрүндө оймо тартуу . . . . .	44
«Спорт оюндары» темасында композиция иштөө . . . . .	48
«Кыш келди» темасында сүрөт тартуу . . . . .	52
Тегерек формада оймо сыйзуу . . . . .	55
«Себет көтөргөн кыз» темасында композиция иштөө . . . . .	57
«Төө менен тайлак» темасында айкел жасоо . . . . .	61
«Үр, токмок» жомогунун негизинде иллюстрация иштөө . . . . .	66
«Футболчу» темасында айкел жасоо . . . . .	72
«Нооруз майрамы» темасында композиция иштөө . . . . .	76
«Тоодо жаз» темасында композиция иштөө . . . . .	80
«Жаз гүлдөрү» темасында композиция иштөө . . . . .	85
Карапа табак үчүн оймо тартуу . . . . .	91
«Боксчу» темасында айкел жасоо . . . . .	95
«Жарыш» темасында сүрөт тартуу . . . . .	99
«Жарышкыр менен турна» тамсилине иллюстрация иштөө . . . . .	104
Жыйынтыктоочу сабак. Көргөзмө-маек . . . . .	107
Көркөм сүрөт өнөрүнө тиешелүү терминдердин түшүндүрмөсү . . . . .	109

O'quv nashri

Asqarali SULAYMONOV, Islomjon RAHMONOV,  
Zilola SULAYMONOVA

## TASVIRIY SAN'AT

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining  
4-sinfi uchun darslik

*Ikkinci nashr*

(Qirg'iz tilida)

«SHARQ» басма-полиграфиялык  
акционердик компаниясынын  
Башкы редакциясы  
Ташкент – 2017

**Басманын лицензиясы АИ № 201, 28.08.2011-ж.**

Которгон Айнурда Зулпихарова  
Редактору Гайрат Токтобаев  
Көркөм редактору Феруза Башарова  
Беттөөчү Мастура Атхамова  
Техникалык редактору Раъно Бобохонова

Басууга 05.08.2017-жыл уруксат берилди. Форматы 70x90<sup>1/16</sup>. «Arial» гарнитурасы. Офсеттик ыкмада басылды. Офсеттик кагаз. Шарттуу басма табагы 8,19. Эсеп басма табагы 9,12.  
Тиражы 722 нуска. Буюртма № 4737.

**«SHARQ» басма-полиграфиялык акционердик компаниясынын басмаканасы, 100000, Ташкент ш., Буюк Турон кечесү, 41-үй.**

## **Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөткөн жадыбал**

№	Окуучунун аты, жөнү	Окуу жылы	Окуу китебинин алынгандагы абалы	Класс жетекчи-синин колу	Окуу китебинин тапшыргандагы абалы	Класс жетекчи-синин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылынын аягында кайтарып алынганда жадыбал класс жетекчиси тарабынан төмөнкү критерийлердин негизинде толтурулат:**

Жаны	Окуу китебинин алгачкы жолу пайдаланууга берилгендеги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китебинин негизи бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, көчпөгөн, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттан-дырырлуу	Мукабасы ээзилген, кыйла чийилип, четтери тытылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тара-бынан канааттандырырлуу ремонттолгон. Ажыраган барактары кайра ремонттолгон, айрым беттерине чийилген.
Канааттан-дырырлуу эмес	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырырсыз ремонттолгон. Беттери жыртылган, барактары жетиштүү эмес, чийип, боёп ташталган. Окуу китебин калыбына келтириүүгө болбойт.

O'quv nashri

Asqarali SULAYMONOV, Islomjon RAHMONOV,  
Zilola SULAYMONOVA

## **TASVIRIY SAN'AT**

Umumiy o'rta ta'lif mакtablarining  
4-sinfi uchun darslik

*Ikkinci nashr*

(Qirg'iz tilida)

«SHARQ» басма-полиграфиялык  
акционердик компаниясынын  
Башкы редакциясы  
Ташкент – 2017

**Басманын лицензиясы АI № 201, 28.08.2011-ж.**

Которгон Айнурда Зулпихарова  
Редактору Гайрат Токтобаев  
Көркөм редактору Феруза Башарова  
Беттөөчү Mastura Atchamova  
Техникалык редактору Раъно Бобохонова

Басууга 05.08.2017-жыл уруксат берилди. Форматы 70x90<sup>1/16</sup>. «Arial» гарнитурасы. Офсеттик ыкмада басылды. Офсеттик кагаз. Шарттуу басма табагы 8,19. Эсеп басма табагы 9,12.  
Тиражы 106 нуска. Буюртма № 4737-А

**«SHARQ» басма-полиграфиялык акционердик компаниясынын басмаканасы, 100000, Ташкент ш., Буюк Турон кечесү, 41-үй.**